

# ЭНЕ ТИЛИ 2

ЖАНА  
ОКУУ САБАТГУУЛУГУ

2-БӨЛҮК

Жалпы орто билим берүүчү мектептердин  
2-классы үчүн окуу китеби

Жаңыдан жаратылган 1-басылым

Өзбекстан Республикасынын Элгө билим  
берүү министрлиги тарабынан сунушталган

ТАШКЕНТ – 2021

*Түзүүчүлөр:*

А. Тойчубаева, А. Юнусалиева, А. Зулпихорова,  
Г. Элтуйдиева, М. Куганова

*Пикир жазгандар:*

**М. Темирова** – Андижан мамлекеттик университетинин Кыргыз тили жана адабияты багытынын доценти, Филология илимдерине боюнча Философия доктору (PhD);

**М. Сулайманова** – Андижан мамлекеттик университетинин Кыргыз тили жана адабияты багытынын улук окутуучусу.

Эне тили жана окуу сабаттуулугу, 2-клас [Текст]: Окуу китеbi (2-бөлүк) / А. Тойчубаева [жана башк.]. – Ташкент: Республикалык билим берүү борбору, 2021. – 120 б.

ISBN 978-9943-7523-2-0

### ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕР



– Окуп түшүнүү



– Макал



– Угуп түшүнүү



– Эреже



– Суроолорго жооп бер



– Оюн



– Сүрөт менен иштөө



– Күлкүлүү жоруктар



– Грамматикалык тапшырма



– Табышмак

*Республикалык максаттуу китеп фонду  
каражаттары эсебинен басылды*

*Оригинал макеттин дизайн концепциясы  
Республикалык билим берүү борбору тарабынан иштелген*

ISBN 978-9943-7523-2-0 © Республикалык билим берүү борбору, 2021



## МАЗМУНУ

### VI БӨЛҮМ. ЖАШ ЭКОНОМИСТ

97-сабак. Жомок кантіп пайда болғон.....	6
98-сабак. Алданған карышкыр.....	7
99-сабак. Тұлқу менен сүлөөсүн.....	9
100-сабак. Көк жылгаяқ.....	11
101-сабак. Достук ушундайда билинет.....	12
102-сабак. Балаты.....	14
103-сабак. Тұлқу менен карышкыр.....	15
104-сабак. Жыл башы болуу үчүн айбанаттардың талашы....	17
105-сабак. Арстан менен чычкан.....	18
106-сабак. Мактанчаақ короз.....	19
107-сабак. Кырк амалдың бири.....	20
108-сабак. Келгиле табалы.....	21
109-сабак. Айбанаттардың талашы .....	22
110-сабак. Муну бил.....	23
111-сабак. Каз менен күчүк.....	24
112-сабак. Маймылча.....	25
113-сабак. Тарапчы.....	26
114-сабак. Өзүң бил.....	27
115-сабак. Шайыр чарба.....	28
116-сабак. Убакыттан туура пайдалан.....	30

### VII БӨЛҮМ. ИЛИМ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАР

117-сабак. Күлтемир.....	31
118-сабак. Дөңгөлөк.....	33
119-сабак. Жылгаяқ.....	34
120-сабак. Бириńчи велосипед кандай пайда болғон.....	36
121-сабак. Телефон.....	37
122-сабак. Телефондогу сүйлөшүү.....	38
123-сабак. Бириńчи автомобиль кандай болғон?.....	40
124-сабак. Жаңжал.....	41
125-сабак. Кагаздың тарыхы.....	42
126-сабак. Кағаз акчаның пайда болушу.....	44

127-сабак.	Салаалардын аттары.....	45
128-сабак.	Күн.....	46
129-сабак.	Күн.....	47
130-сабак.	Балапан учууну кантип үйрөндү?.....	48
131-сабак.	Жөжөлөрүм ыры.....	50
132-сабак.	Түлкү менен кумурска.....	51
133-сабак.	Күн менен торгой.....	53
134-сабак.	Жаз мезгили.....	54

## **VIII БӨЛҮМ. ТИЛ-УЛУТТУН СЫЙМЫГЫ**

135-сабак.	Эне тилим.....	55
136-сабак.	Баарыбыздын майрамыбыз.....	56
137-сабак.	Гүлүм апам.....	58
138-сабак.	Апам иштен келгенде.....	59
139-сабак.	Апа.....	61
140-сабак.	Эң керектүү нерсе.....	62
141-сабак.	Тилчи болуп алсамбы.....	64
142-сабак.	Жашылдандыруу.....	65
143-сабак.	Жалкоолук.....	66
144-сабак.	Катуу айтпай уга турган кылып айт.....	67
145-сабак.	Нооруз.....	68
146-сабак.	Сүмөлөк.....	70
147-сабак.	Не деш керек.....	71
148-149-сабак.	Таятанынүйүндө.....	72
150-сабак.	Билиминди сынап көр.....	74

## **IX БӨЛҮМ. ТАРЫХ КАЗЫНАЛАРЫ**

151-сабак.	Кыргыздар.....	76
152-сабак.	Таңшый бер кыргыз комузу.....	77
153-сабак.	Манас.....	78
154-сабак.	Адамдар качан жаза башташкан.....	79
155-сабак.	Шариктүү ручка.....	80
156-сабак.	Афрасияб.....	81
156-сабак.	Кокон шаары.....	82
157-сабак.	Баш тамгасын өзүň тап.....	83
158-сабак.	Абу Али Ибн Сина.....	84



159-сабак. Амир Темур.....	85
160-сабак. Сен албетте билесин,.....	86
<b>Х БӨЛҮМ. ИСКУССТВО ЖАНА МАДАНИЯТ</b>	
161-сабак. Түстөрдүн сыйкыры.....	87
162-сабак. Навай менен сүрөтчү.....	88
163-сабак. Улуу сүрөтчү.....	89
164-сабак. Бала менен сүрөт.....	90
165-сабак. Жакшылыктын кайтышы.....	91
166-сабак. Өзүнүкү жана өзгөнүкү.....	92
167-сабак. Ойлонуп, сөздү тап.....	93
168-сабак. Балдар ырлары.....	94
169-сабак. Бас-бас, бөбөгүм.....	95
170-сабак. Уяда.....	96
171-сабак. Балалық.....	97
172-сабак. Ким биринчи?.....	98
173-сабак. Гүлдөрдү ким жакшы көрөт.....	99
174-сабак. Күчүгүм.....	100
175-сабак. Сырдуу сака.....	101
176-сабак. Керемет учур.....	102
177-сабак. Эч ким, эч качан унутулбайт.....	103
<b>ХІ БӨЛҮМ. БИЗДИН УКУКТАРЫБЫЗ</b>	
178-сабак. Жолдо жүрүү эрежелери.....	104
179-сабак. Светофор.....	105
180-сабак. Алкыш алган балдар.....	106
181-сабак. Эрежени бузбайбыз.....	107
182-сабак. Жолдо жүрсөң сак бол, эрежеге так бол.....	109
183-сабак. Паровоз.....	110
184-сабак. Кимдин уулу жакшы?.....	111
185-сабак. Карагат.....	112
186-сабак. Кезек күтүү.....	114
187-сабак. Коомдук жайда өзүн-өзү башкаруу.....	116
188-сабак. Колу ачык дыйкан.....	117



Балдар, жомокторду ата-бабаларыбыз эчак эле ойлоп табышкан. Адамдар, алгач ирет дүйнөнүн сырын билишпеген. Жаратылыштан коркушкан, алардын әэси бар дешкен. Ошондуктан, баары табышмактуу көрүнгөн да, сыйкырдуу жомокторду чыгарышкан.

Жомокто жез кемпир, жез түмшук дегендер, ажыдаар менен дөөлөр бар. Адамдарды сыйкырлап башка жандыкка айлантып коё турган сыйкырдуу булактар, сыйкырдуу таяктар болот. Аттарга канат бүтүп күштардай учат, күштар адамдарга айланып, карышкырлар кишиче сүйлөйт.

Адамдарга баары баш иет: күзгүлөр дүйнөнүн баарын көргөзөт, токмоктор жардам берип, ээн баштарды токмоктойт, курсак ачканда дасторкон өзүнөн-өзү түркүн тамак-ашка толуп тойгозуп коёт.

Ата-бабаларыбыз жапайы жаныбарларга аңчылык кылып, алардын жашоо -турмушун билишкен. Ар бирине мүнөздөмө берип, өзүнө жараша аларды адамдарга окшоштурушкан. Мисалы, түлкүнүн куулугун байкап, аны куу митайым адамдарга, карышкырдын жырткычтыгын билип, залим, жегич байларга, арстандын күчтүүлүгүн баалап, аны каардуу падышаларга окшоштурушкан. Ошолордон улам өздөрүнүн балдарына жомок чыгарып, айтып беришкен.



### Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Жомок курсакты тойгозбайт, акылды тойгозот.

#### ЗАТТАРДЫН АТЫН БИЛДИРГЕН СӨЗДӨР

Бизди курчап турган нерселердин бардыгы зат болот.

Заттын атын билдириген сөздөр ким? әмне? кимдер? әмнелер? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы: ким? – апа, ата, Асель, Кубаныч, Ширин.

Әмне? – шаар, айыл, булут, жер, суу, төө.



### Грамматикалык тапшырма

Тексттеги ким? әмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтып бер.



Илгери-илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алат. Анда көп жылы жашап, тар ийинге эч ким каттабаптыр.

Бир күнү күн аябай суук болот. Түлкү ийинден чыгып, тамак издең жойлоп жөнөйт. Ал кетээри менен ачка, кылжыйган, бир карышкыр түлкүнүн келишин күтүп, ийинге жатып алат.

Түлкү жолу болуп курсакты кампайта тойгузуп, кечке жуук ийинге келди. Кааса, карышкырдын изи, дароо ойлоно калды. «Эгер карышкыр болсо, мени соо койбойт, амал табайын», деди.

Ийиндин оозунан алынын бардыгынча:

– Ийиним, ийиним! Барсыңбы, мен келдим, – деп обон



сала кыйкырды. Карышкыр болсо, «чоң жырткыч айбан келген экен», деп былк этпей дымып калат.

Тұлқу дагы чыйкылдады:

– Ийиним, ийиним! Сен соо әмессиң го, келгенимде жооп берүүчү әлең, ал кайратың кайда кеткен!

Карышкыр тұлқу экенин билгендөн кийин:

– А-у, а-уу! – деп обон сала құрқүрөп жооп берет.

Тұлқу болсо, карышкырдың бар экенин билип:

– Ошентип бая әле айтпайсыңбы, мен карга оонап, тазаланып келейин! – деп шылтоолоп туруп, жылт коёт. Ач көз акмак карышкыр әми тоём деп тилин саландатып, тұлкунұн келишин күтүп жата берет.



## Суроолорго жооп бер

1. Жомок сага жактыбы?
2. Тұлқу кандай жаныбар?
3. Ач көз карышкыр кимге алданыптыр?
4. Жаныбарлардың мүнөзүн адамдар менен салыштыруу мүмкүнбү?

### ЖАНДУУ ЗАТТАРДЫ ТУЮНДУРГАН СӨЗДӘР

Жандуу заттарга адамдар жана жан-жаныбарлар кирет. Адамдарга **ким?** **кимдер?** деген, ал әми жан-жаныбарларга **эмне?** **эмнелер?** деген суроо берилет.

Мисалы: окуучу, окуучулар, күш, күштар.



## Грамматикалық тапшырма

Жомоктогу каармандарга кандай суроо берилет?

**Топтордо иштөө.** Биринчи топ ким? әкинчи топ әмнө? деген суроолорго жооп берген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.



Түлкү суу жээктеп келе жатса, алдынан Сүлөөсүн чыгат.

– Саламатсыңбы, Түлкү? – дейт Сүлөөсүн.

– Саламатчылық, Сүлөөсүн.

– Ай-ий, сенин териндин жакшынакайын карачы. Ушундай жалтырак болуу үчүн сен эмне кыласың?

– Эчтеке деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасайсың.

– Кантип? Үйрөтчү!

– Үйрөтөм, – деди Түлкү ичинен күлүп. – Тиги музду көрдүңбү? Ошого барып жат. Күнү-түнү турбай жатсан, мендей жалтырак болуп каласың...

Сүлөөсүн сүйүнүп кетип, музга барып жатат. Жатып тоңуп калат.

– Ой Түлкү, Түлкү! Мен үшүп кеттим!

– Жат, жат! Жалтырак болосун!.. Териң калыңдап, жүнүң жалтырак болот!..

– Ой, Түлкү, Түлкү, чыдабай баратам...

– Чыда, чыда...

Сүлөөсүн чыдабай кетип, тура калып жүгүргүсү келди. Бирок муздан ажырай албады. Көрсө, куйругу музга тоңуп калыптыр. Сүлөөсүн бардык күчү менен жулкунат. Куйругу үзүлүп кетет. Ошентип, куйруксуз качып жөнөйт.

Ошондон бери бардык сүлөөсүндөрдүн куйругу қыска болуп калыптыр.



## Суроолорго жооп бер

- 1 Түлкү сүлөөсүнгө эмне деди?
2. Күү түлкүнүн сөзүнө ишенген Сүлөөсүнгө кандай баа бересин?
3. Түлкү эмне үчүн ичинен күлдү?



## Грамматикалык тапшырма

Жомоктогу заттын атын билдириген сөздөрдү таап, аларга суроо бер.



## «Улантып кет» оюну

Ким? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтуу менен оюнду улант.

Сүрөттөргө суроо бер. Аларды катыштырып сүйлөм түз.



Сөз	Сүйлөм
Чоң эне	Чоң энем мага жомок айтып берди.
?	?
?	?



Көл үстүндө көкмөк көк жылгаяк,  
Бара жатат анда эл абайлап.  
Эл артында мен да бара жатам,  
Шылдың болуп калбайын деп,  
Башты жерге салбайын деп, көк жылгаяк,  
Көк жылгаяк ээй, көк жылгаяк.

Кандай сонун табияттын кышындагы,  
Караган жер жамыныптыр аппак карды.  
Табияттын кызыгына терең батып,  
Унутупмун таптакыр, унутупмун таптакыр, жылгаякты,  
Жылгаякты ээй, жылгаякты.

Пайдаланып онунан көк жылгаяк,  
Буттан тартты, жерде калдым мен чалкалап.  
Мотурайган, татынакай, боорукер кыз,  
«Тура кой» – деп колдон тартты,  
«Тура кой» – деп колдон тартты, жайды сурап,  
Жайды сурап ээй, жайды сурап.



### Суроолорго жооп бер

1. Көк жылгаяк деген әмне?
2. Бала әмнеден коркуп келе жаткан?
3. Сен жылгаяк тепкенсинбى?

Ким?	Әмнө?
Бала, кыз, ...	Муз, кыш, ...
?	?



Түлкү, кемчет, каман үчөө алышка саякатка барууну чечиши. Токой аралап, тоо кыдырып, жер көрмөк болушту. Алар чогулуп алып, жолго чыгышат. Жүрүп отурушуп, чоң өзөнгө кабылышты. Кичинекей гана көпүрө бар экен. Ал көпүрөдөн үчөө бирдей өтө албайт эле. Ошондуктан бир-бирден өтмөк болушту.

— Сен биринчи өт, кемчет, — деди каман. — Сени улуу деп сыйлап жатабыз!

— Туура! Ырас эле, кемчет биринчи өтсүн, — деп түлкү анын сөзүн коштоп кетти. Кемчет көпүрөдөн өткөндө аран турган чыбыктар сынып кетип, сууга күп дей түштү.

— Кокуй ий, кокуй! — деп жиберди түлкү чыйпылыктап, — каман, сен сууга секир, кемчетти куткарып чык! Сууга тумчугуп кокус өлүп калып жүрбөсүн! Тез, бай болгур, тез!

- Өзүң секир! — деп коркулдады каман.
- Мен токтоосуз эле секирер элем, бирок өпкөмө суук тиийгизип аламбы, деп корком!
- Үракмат, достор! Өзүм эптеп чыгам! Мен сүзгөндү билет эмесминби, — деди кемчет. Көпүрөнүн алдынан кемчет жээкке чыкты, жөтөлүп, силкинип койду.
- Бали, абдан сонун болду! — деп кубанды түлкү менен каман.
- Жүр кеттик, мындан ары!
- Жо-ок, жок, мен эми силер менен эч жакка барбайм! — деп кемчет кесе жооп кайтарды.



## Суроолорго жооп бер

1. Эмне үчүн кемчет алар менен саякatty улантуудан баш тартты?
2. Сен кемчettин ордунда болсоң эмне кылмак элең?
3. Чыныгы дос кандай болот?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө


Адамга таандык мыкты дөөлөт – доступ.

Билимден өткөн досуң жок.



## Грамматикалық тапшырма

Эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтып бер.





Токой, тоонун этеги,  
 Жүрү, балдар, жетели.  
 Тобурчагы толтура,  
 Терсек себет жетеби.

Жайы-кышы карачы  
 Жашыл токой арасы.  
 Жаңы баскан баладай,  
 Жакшынакай балаты.

Эй, балаты, балаты,  
 Алып үйгө барсамбы?  
 Кооз мончок тагынтып,  
 Сени багып алсамбы?

*Гүлмира Рысбаева*



### Суроолорго жооп бер

- Тобурчактарды әмнеден теребиз?
- Балатыны качан кооздойбуз?
- Бала балатыга әмне деп жатат?

**Топтордо иштөө.**

Жандуу заттар	Жансыз заттар
Түлкү, ит, сүлөөсүн,...	Асман, муз, балаты, карагай,...



### Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Кыш азығын жайда камда.



Түлкү курсагы кынжыйып ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун күйругун көрө калып, шилекейи чууруп жакын барды. Куу түлкү абайлап карап, күйруктун астындагы капканды байкап калды. Кетейин десе май күйруктан көнүлүн үзө албайт, а күйрукту сугунайын десе капканга түшөт. Алыс узап кетпей, айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой, таң азандан бери ачка, араң басып келе жатыптыр.

Түлкү калп эле жагынып:

– Ээ досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй. Акыбалың начар го. Сага койдун күйругун жедирип, бир тойгузайын деп, келер жолунду күтүп отурам, – дейт.



Койдун күйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкан үстүндө күйрукту көрсөтүп, март, берешен болуп:

— Ал, же, досум. Сенин ачка жер кезип жүргөнүңдү сезгем,— деп жатты.

Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап күйрукка жетип, дагы ойлоно калды.

— Ээ түлкү досум, өзүң әмнеге жебей турасың?

— Ээ досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр рамазан айы. Мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей бер эми,— дейт түлкү жойпуланып.

Аңкоо карышкыр күйрукту жетип тиштегенде, капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп, каңқылдап жиберди.

Оозундагы күйрук үч-төрт кадам алыс учуп кетти. Күйрукка жетүүнүн айласын таптай отурган түлкү өзү ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын маңдайына отуруп, олжосун жей баштады.



## Суроолорго жооп бер

1. Түлкү кандай жаныбар?
2. Карышкыр эмне себептен капканга түшүп калды?
3. Түлкүнүн жоругун кандай деп ойлойсун?



## «Күзөтчү тамга» оюну

«Б», «Т» тамгалары менен башталган ким? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтуу менен оюнду улант.

**Жаңылмачты жатка айт.**

Көп карышкыр

Көк карышкырды талап,

Көк карышкыр

Көп карышкырды кабат.

Илгери-илгери Адам ата жаралып, жыл эсебин атоо тууралуу ойлонот экен. Ар бир жылды жаныбарлардын аты менен атоону чечет. Ал оюн жаныбарларды чакырып алыш айтат. Жарыя боюнча он үч жаныбар келет. Үй жаныбарынан алтоо, талаа жаныбарынан алтоо, суу жаныбарларынан бирөө. Ким таң аткыча уктабай күндүн нурун биринчи көрсө ошол жыл башы болот деп шарт коёт. Төө уктабай отуруп таң атарда уктап калат. Аңгыча мен биринчи көрдүм деп чычкан чыйпылдайт. Көрсө, ал төөнүн үстүнө чыгып алган болот. Ошентип чычкан жыл башы болот. Адам ата өз сөзүндө турат. Тизилип тургандардын акырында доңуз жыл аягы болуптур.

А баягы уктабай таң аттырган төөгө бир дагы жыл аты тийбей, куру калган экен.




### Суроолорго жооп бер

- Чычкан туура кылдыбы?
- Эмне үчүн төөнү чыгарып салды?
- Жылдын аталыштарын ирети менен айт.



### «Чачылган тамгалар» оюну.

Эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү тап.



### Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Ынтымак бар жерде ырыс бар.



Арстан уктап жаткан. Чычкан акырын үстүнөн жөргөлөп бараткан эле. Арстан ойгонуп кетип чычканды кармап алды. Чычкан арстанга: «Мени коё берсең, сага бир жакшылық кылам», – деп жалынды. Чычкандын жакшылық кылам дегенине арстан күлүп, аны коё берди.

Бир күнү аңчылар арстанды кармап алып, жыгачка таңып коюшту. Чычкан арстандын күрүлдөгөнүн угуп, чуркап келип, арканды кырчып таштады да, «Билесиңби, мен жакшылық кылам десем, сен күлдүң эле. Мына чычкандын да колунан жакшылық келет», – деди.



### Суроолорго жооп бер

1. Эмне үчүн арстан чычканга ишенбеди?
2. Чычкан арстанга кантип жардам берди?
3. Жакшылыкка жакшылық дегенди кандай түшүнөсүн?



### Грамматикалық тапшырма

Тексттеги эмне? деген суроого жооп берген жандуу заттарды айтып бер.





Каккылап короз канатын,  
Кабарлайт таңдын атканын:  
– Унутуп коюп окууну,  
Уят го уктап жатканың.

Актан да чочуп ойгонду,  
Ал окуусун ойлонду.  
Алкап жатты ичинде,  
Аны ойготкон корозду.

«Ойготтум, – деп, – Актанды», –  
Койкондоп короз мактанды.  
Короздор менен чокушуп,  
Мойнунда жүнү аз калды.



### Суроолорго жооп бер

1. Короз жөнүндө эмнелерди билесин?
2. Ал эмне деп мактанды?
3. Ўй канаттууларын айтып бер.




### Грамматикалық тапшырма

Ким? эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтып бер.



Ит менен мышык бир үйдө жашаса да ынтымагы жок э肯. Бир күнү ит короодо кой-коузуларды карап, алардын бир жерде чөп жеп, бир буюмдан суу ичкенин көрүп, мышык экөө да ынтымактуу болууга сүйлөшүшөт.

Алар жай ичи ынтымактуу болушат. Мышык ар өнөрлөрүн итке үйрөтөт. Жай өтүп кыш мезгили келет. Кышында ит кечке үй кайтарып келсе, мышык үйдө жатат. Ит келсе ага тамак да, жылуу төшөк да калбай калат. Анын кыжыры келип мышыкты чапчып жиберет. Мышыктын кыжыры келип иттин бетин бир чапчыйт. Экөө короодо кубалашат. Мышык короодогу чоң дарактын үстүнө чыга качат. Ошондо ит мышыкка: экөөбүз ынтымактуу жүргөндө көп өнөрлөрүндү үйрөттүн эле, эмне үчүн бул өнөрүндү үйрөтпөдүн? – дейт. Анда мышык бир күн экөөбүз баары бир урушуп кетсек, мени кууп жетип жеп коёрунду билгенмин дейт. Мышыктын кырк амалы бар дечү эле, ошол амалдын бири турбайбы дейт.



### Суроолорго жооп бер

1. Мышык менен ит кантып ынтымактуу болуп калышты?
2. Эмнеге иттин кыжыры келди?
3. Мышык менен иттин урушуна эмне себеп болду?

Эки топко бөлүнүп, ким? эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтуу менен билиминди сынап көр.



Кагазга өч бир жандық,  
Бар экенин укканмын.  
Окуй албай кыйналдым,  
Кылары ушул чычкандын.

Бирок балдар көп эле,  
Шылтай бербей чычканга.  
Издешсөңер табылар,  
Башындағы үч тамга.

ма

кулдай

гак

сант

жун

(к. . )

гак

гылчак

ганат

ма

ты

(ж . . )



## Суроолорго жооп бер

1. Бул жерде жашырынган сөздөрдү тап.
2. Аларга суроо бер.
3. Өзүң да ушундай сөздөрдү табууга аракет кыл.

### ЖАНСЫЗ ЗАТТАРДЫ ТУЮНДУРГАН СӨЗДӨР

Жансыз заттарга жер, суу, тоо-таш, өсүмдүктөр, буюмдар жана башкалар кирет. Жансыз заттардын баарына **ЭМНЕ?** деген суроо берилет.

**Мисалы:** Асман, дарак, чайнек ж.б.



### «Ким эпчил» оюну.

Жансыз заттарга сөз айттуу менен оюнду улант.



Уй, ат, ит — өздөрүнүн кимисин ээси жакшы көрөүн талашышат.

— Албетте, мени, — деди ат. — Анткени буурусун менен маласын тартып берем. Токойдон отун алып келем. Өзү болсо мени минип алып, каалаган жагына барат. Менсиз анын күнү өтпөйт!

— Андай эмес, ал мени өзгөчө жакшы көрөт, — деди уй.

— Мен анын бүтүндөй үй-бүлөсүн сүтүм менен багам!

— Жок, мени, — деди ит ырылдап. — Мен анын бардык мал-мүлкүн кайтарып берем!

Эртеден бери алардын талашын угуп турган кожоюн акырын басып келди да, мындай деди:

— Болбогон талашыңарды койгула. Силердин ар бириңер өз кызматыңар менен баалуусуңар, ошон үчүн мага керексиңер!

Константин Ушинский







### Суроолорго жооп бер

1. Айбанаттар эмне үчүн кожоюнуна жакын болгулары келишет?
2. Кожоюндуң айткан сөзүн кандайча түшүндүң?
3. Уй жаныбарлары менен жапайы жаныбарлардын айырмасы эмнеде?



### Грамматикалық тапшырма

Жомоктоту эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү тап.





Бул жаныбар боздойт,  
Ошондуктан төө дейт.  
Муну болсо уй дейт,  
Ал боздобойт, мөөрөйт.

Сазда чардар бакалар,  
Чегирткелер чырылдайт.  
Аары, чымын ызылдап,  
Балыктан үн угулбайт.

Каман, чочко коркулдайт,  
Буларга әч ким далбайт.  
Козу-улагын ээрчитип,  
Кой-әчкилер маарайт.

Каркыралар, турналар,  
Көк бетинде кыйкуулайт.  
Балапандар, жөжөлөр,  
Жем талашып чыйпылдайт.



## Суроолорго жооп бер

- Чыгармада канча жаныбар, канча күштүн аты аталаңтыр?
- Алардын кайсыларын көргөнсүңөр?
- Сабакты мыкты билген жана билбegen баланы кандай атасак болот?



## Күлкүлүү жоруктар

- Ата, шоколад жегиң келип турабы?
- Жок.
- И-и, эми сен менден ушинтип сурап көрчү!



## Грамматикалык тапшырма

Үрдө жандуу заттарды билдириген сөздөр барбы?  
Болсо алар кайсылар? Аларга суроо берип көрчү.



Күчүктүн аты Арстан әле. Ал күндүз үйдүн түбүндө уктап жаткан. Ал кичинекей күчүк әле. Анын жанына узун моюн каз келди да, «карк, карк» деп кыйкырып жиберди. Каздын үнүн угуп Арстан ойгонуп кетти да, «Ав, ав, ав» деп үрүп, анан тура калды. Күчүктүн бул жерде экенин Узун моюн каз байкаган эмес, ошол үчүн ал чочуп кетти. Үйдүн артында көлмөк бар әле. Каз көлмөккө түшө качты.

Казды кубалап бараткан Арстан анын артынан көлмөккө түштү. Каз көлмөккө кирди да сүзүп кетти. А күчүк көлмөктө сүзө алмак беле. Көлмөккө чөгө баштады. Узун моюн каз аны көрүп, кайрылып келди да, жонунан тиштеп, сыртка сүйрөп чыгарды.

Өзүн өлүмдөн алышп калган Узун моюн казга Арстан аябай уят болду.



### Суроолорго жооп бер

1. Арстан деп эмнени айтып жатат?
2. Узун моюн кантип жардам берди?
3. Күчүк эмнеге уят болду?



### Табышмак

Адамдардын чын досу, айбандардын ичинен.



### Грамматикалық тапшырма


Тексттен эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү тап.

Жандыктардын балдары  
 Бир топ, бир топ санасаң.  
 Музоо, кулун, бөлтүрүк,  
 Күчүк, тайлак, балапан...

Бул тизмени нарыга  
 Дағы узартып көрөлү.  
 Калтыrbайлы унутта  
 Мый, торопой, жөжөнү.

Керте дешет илгертен,  
 Бала кезин кериктиң.  
 Эсебиңе кошо жүр,  
 Чаарчыгын эликтин.

А баласы маймылдың,  
 Башыңды эгер маң қылса,  
 Сөздүктөрдөн издебе,  
 Анын аты — МАЙМЫЛЧА.



Токтосун Самудинов



### Суроолорго жооп бер

- Ырда кайсы жаныбарлардын балдары берилген?
- Сен дағы кайсы жаныбарлардын балдарын билесин?
- Өзүң билбеген кайсы жаныбардын баласын билдин?



### Грамматикалық тапшырма

Төмөндө жаныбарлардын балдары жазылган. Алардын  
 әнелери эмне деп аталат?

Жаныбарлардын балдары	Әнелеринин аты
Музоо, торпок	Уйдуң баласы
Бөлтүрүк	?
Тайлак	?
Мый	?
Торопой	?



Илгери-илгери канаттуулардын падышасы өзүнө өзгөлөрдө жок бир керемет шаар курдургусу келет. Бул оңой иш эмес эле да. Ошондуктан ааламга жар салып, канаттуу күш аттуулардын баарына кабар жиберет. Кеп-кеңеш, жардам-көмөк сурайт. Моюн толгоп келбегендерин жазага тарттырат. Келип алып, кыйноо-кыстоого чыдабагандары качат. Кармалгандары жан чыдагыс азаптарга кабылат. Кыскасы, эки канатын эркин кагып, көк майсандуу чөп менен ак булаттуу көгөргөн көктүн ортосуна сайран курган күштарга караңы түн түшөт.

Шаар курулушу ондогон жылдарга созулат. Качкын-бозгундар көбөйө бергендиктен, залим падыша канаттуулардын шыйрактарына кишен, тушамыш салат. Качып чыккандар азаят. Бирок ошолордун ичинен таранчы чымчык баарына кайыл болуп, тушамышы менен качып кетет. Адамдар жашаган жерден башпаанек издең, биротоло байырлап калат. Башка канаттууларча арыштабай, кош аяктап секирип калганы ошондон дешет.



### Суроолорго жооп бер

1. Канаттуулардын падышасы кандай шаар курдурмак болот?
2. Качууга аракет кылган күштарды кантит алып калды?
3. Таранчы кантит кутулду?



### «Улантып кет» оюну


Эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтуу менен оюнду улант.

таранчы

бүркүт

булбул

тоту күш





1. Атың болсо качанаак,  
Айтканыма ишен:  
Салып койсоң узабайт  
Кош бутуна ...

3. Эне тилди ардактап,  
Сөздү кылдат урунсак.  
Ээр токуйт жылкыга,  
А өгүзгө ...

2. Колу жөндөм адамга  
Керек нерсе эң эле.  
Чоң ийне деп айтпагын,  
Анын аты ...

4. Көп иш тиксө колдорун,  
Өйкөйт го деп ойлоп,  
Таап бердим андыктан,  
Чоң энeme ...

**Колдонулуучу сөздөр:** Оймок, ыңырчак, темене, кишен.



### Суроолорго жооп бер

1. Түшүп калган сөздөр жөнүндө уккансыңбы?
2. Сүрөттөгүлөрдү каерде көргөнсүн?
3. Кыргыздын кандай улуттук буюмдарын билесин?


### ЖАҢЫЛМАЧ

Маң-маң кашка коюм,  
Бешөө беш башка коюм.  
Тиши ушак коюм,  
Буту тушак коюм.



### Сүрөт менен иштөө

Сүрөттүн негизинде эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү катыштырып текст түз.





Адам баласынын жашоосу үчүн үй жаныбарларынын пайдасы өтө чоң. Анткени алар бизди азық заттар менен камсыздайт.

Үй бизге сүт, эт берет. Анын сүтү кальцийге өтө бай. Ошондуктан ар күнү эрте менен бир стакандан сүт ичүүнү унутпа. Себеби ал сөөктүн бекем болуусуна жардам берет.

Ошондой эле уйдун сүтүнөн май алынат. Сүтүнөн айран, сүзмө, курут даярдалат.

Эчкинин сүтү да дөн соолукка өтө пайдалуу. Анда витаминдег көп. Ошондуктан эчкинин сүтүн жаш бөбөктөргө көп ичиришет. Эчкинин жүнүнөн болсо ар түрдүү кийимдер токулат.

Койдон көбүнчө эт жана жүн алынат.

Бээниң сүтү ички организм үчүн дары иретинде колдонулат. Май, июнь айларында бээниң сүтүн ичүү өтө жагымдуу. Ал ички организмди тазалайт. Ошондой эле анын сүтүнөн кымыз даярдашат. Кымыз суусундук иретинде да ичилет.

Төөдөн болсо сүт, эт, жүн алынат. Төөнүн сүтүнүн дарылык касиети өтө көп. Ал боор ооруларын айыктырат.

Ар бир жаныбардын өз орду бар. Алар биз үчүн кызмат кылышат. Аларга камкордук кылуу үчүн атайын убакыт керек.





## Суроолорго жооп бер

1. Үй жаныбарларын эмне үчүн бағабыз?
2. Дагы кайсы үй жаныбарларын билесин?
3. Кайсы үй жаныбары сага көбүрөөк жагат?

дарылык  
касиети

келтирген  
пайдасы

ҮЙ  
ЖАНЫБАРЛАРЫ



Топторго бөлүнүп, адамдарга, жандуу жана жансыз заттарга сөз таап, алардан текст түзгүлө.




Убакыт эч качан токтоп турбайт. Ошондуктан андан туура пайдалан. Элибизде: «Убакыт зымырап учкан күш» – деген сөз бар. Ал уч ат да кетет. Сен убакыттан туура пайдаланаңбы?

Мектептен келгенден кийин убактыңды бекерге сарптаба. Ата-энеңе жардам бер. Өзүң кызыккан ийримге катышууну унутпа. Чет тилдерин үйрөн. Канча тил билсең, ошончо дил билесин.

Спорт – бул ден соолуктун булагы. Спортун сага жаккан түрү менен машыгууга атайын убакыт ажырат.

Убакыт бул – өмүр. Убакыттан туура пайдаланбасан, өмүрүндү бекерге өткөргөн болосуң.



### Суроолорго жооп бер

- Сен убактыңды кандай бөлүштүрөсүң?
- Убактым жетпеди деп өкүнгөнсүңбү?
- Кайсы ийримдерге катышасың?



### Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Убакытты туура пайдалана алуу – эң чоң ийгилик.



### «Сөздөн сөз жаса» оюну

У

Б

А

К

Ы

Т

30



Балдар, Култемир жөнүндө уктунар беле? А роботтор жөнүндөчү? Роботтун кыргызчасын Култемир десек туура болот. Алар биздин жардамчыбыз, оор иште көмөкчүбүз болушат. Бүгүнкү күндө автомобилдерди чогултуу, темир ээритүү, телефон, компьютер, түрдүү үй-тиричилик жана башка буюмдардын тетиктерин жасоодо роботтордун орду зор.

Роботтор механизм, жаныбар, буюм же адам көрүнүшүндө болушу мүмкүн. Алар өз ара жана адамдар менен сүйлөшө алышат. Atlas роботунун салмагы 150 кг, бою 188 см. Ал табигый кырсыктар маалында адамдарды куткаруу үчүн түрдүү тоскоолдуктарды басып өтүп, бийиктикке да колдору менен тырмышып чыкканды билет. Sofia – аял көрүнүшүндөгү дүйнөдөгү эң акылдуу робот. 2017 жылы ал Саудия Арабстаны мамлекетинин жарандыгын алган биринчи робот болуп саналат. Sofia жасалма интеллектке (аң-сезимге) ээ, адамдар менен кадимкидей маектешет, күлөт, кайгырат, сезимдерин 60 түрдүү ыкмада билдире алат. Жакын келечекте роботтор адамзат коомунун ажырагыс бөлүгүнө айлананаары шексиз.





## Суроолорго жооп бер

1. Култемир жөнүндө эмнелер билдиң?
2. Култемир сенде болсо эмне кылмаксың?
3. Θзүң дагы робот жасайт белең?

### ЗАТТАРДЫН КҮЙМЫЛ-АРАКЕТИН БИЛДИРГЕН СӨЗДƏР

Заттын күймыл-аракетин билдирген сөздөргө **эмне кылды?**, **эмне кылып жатат?**, **эмне кылат?** деген суроолор берилет.

**Мисалы:** Ойноду, окуп жатат, ойнойт.



## Сүрөт менен иштөө

Сүрөттөргө сүйлөм түз. Күймыл-аракетти билдирген сөздөрдү айтып бер.





Биз күндөлүк турмушта пайдаланган буюмдардын, техниканың түрлөрүн, атүгүл бүтүндөй транспорт каражаттарын дәңгөлөксүз элестетүү мүмкүн эмес. Адамдын отту алыши, ок-жааны ойлоп табышы анын эң улуу ачылышы эсептелет. Ал эми дәңгөлөктүн ойлоп табылышы адамзаттын көп кылымдык тарыхындагы эң чоң ачылыштардын бири болуп саналат. Археологдордун (тарыхчылардын) айтмында, биринчи дәңгөлөктөр мындан 3000-5000 жыл мурда бронза кылымында жаратылган. Ал кездерде адамдар металлдарды казып алып, ээритүүнү, андан түрдүү тиричилик буюмдарын жасаганды билишкен. Кызыгы, биринчи дәңгөлөктөр ылайдан түрдүү карапа идиштерди жасоо максатында пайдаланылган. Кийинчөрөк дәңгөлөктөр арабанын пайда болушуна, адамдардын оорун жеңилдетүүгө кызмат кыла баштаган. Бүгүнкү күндө дәңгөлөктүн заманбап түрлөрү абдан көп.



### Суроолорго жооп бер

1. Биринчи дәңгөлөктөр качан пайда болгон?
2. Алар эмнелерден жасалган?
3. Азыркы күндө дәңгөлөктөр эмнелерге коюлат?



### Грамматикалық тапшырма

Тексттеги кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдү айтып, аларга суроо бер.

**Үлгү:** Жаратты – эмне кылды?



Тебебиз жылгаяк,  
Тамандар сыйгалак.  
«Тентектер» дегенсип,  
Теребел жылмаят.

Жалғыздан, экиден,  
Чиркешип жетиден,  
Кайрадан тебебиз,  
Кайғысыз каткырып.

Жылгаяк – жакшы оюн,  
Жалпыга жакчу оюн!  
Көңүлдү көтөргөн  
Көк музу... бах, сонун!

Тебишет жылгаяк  
Тээ бийик секиден.  
«Бол, бол», – деп шаштырып,  
Жыгылса бат турат.

Кечки шам күйгөндө,  
Асманда Ай тийгенде,  
Кыйылып, кылчактап,  
Кетебиз үйлөргө.

*Байтемир Асаналиев*



### Суроолорго жооп бер

1. Силер да жылгаяк тебесиңерби?
2. Кышкы оюндар эмнеси менен кызық?
3. Балдар кантип жылгаяк тээп жатышты?



## Эмне кылды? деген суроого жооп берүүчү сөздөр

Биз сүйлөп жаткан учурдан мурда болуп өткөн кыймыл-аракетти билдиргөн сөздөргө **эмне кылды?** деген суроо берилет. **Мисалы:** Апам таттуу тамак жасады



### Сүрөт менен иштөө

Сүрөттүн негизинде **эмне кылды?** деген суроого жооп бер.






Биринчи велосипед 1817-жылы жасалган.

Анын рамасы, эки жыгач дөңгөлөгү, чакан отургучу жана рулу гана бар эле. Алдыга жүрүү үчүн бут менен түртүү керек болгон. Ошон үчүн аны жүгүрүү машинасы деп да аташкан. Велосипед мингенди билбей тургандар үчүн «Жүгүрүү машинасы» азыр да иштеп чыгарылат экен.

«Укмуштар китебинен»



### Суроолорго жооп бер

1. Биринчи велосипед кандай болгон?
2. Сен да велосипед минүүнү билесиңби?
3. Велосипед бизге кандай жардам берет?



### Грамматикалық тапшырма

Велосипед сөзүн катыштырып сүйлөм түз.

Үлгү: Медет велосипед мингенди үйрөндү.



Сагынганда байкемдин  
Үнүн угам алыстан.  
Кабарлаштым эжеме  
Тигил Ак-Суу тараптан.

**Кайырма:**

Ал-ло, ал-ло телефон,  
Ким бураса дайым он.  
Үйүбүздө шыңгырайт  
Татынакай телефон.



Телефондун номерин  
Ирээт менен бурадым.  
Чоң энем бар Нарында,  
Ал-абалын сурадым.

**Кайырма:**

Айылдагы абакем  
Айтты бизге кабарын,  
Чебер чертип комузду,  
Москвага баарын.

*Капар Абдракманов*



**Суроолорго жооп бер**

- Досун телефондо кимдер менен сүйлөштү?
- Телефон эмне үчүн керек?
- Сен да телефондон пайдаланууну билесиңби?



**Табышмак**

Кел, келгин деп батыраак,  
Чырылдап тынбай чакырат.  
Үндөрдү гана угузуп,  
Көргөзбөй өндү жашырат.  
Бүтөр замат сүйлөшүп,  
Ал да дароо басылат.  
Эң керектүү буюм ал,  
Ойлон дагы, бачым айт.



*Байтемир Асаналиев*



**Грамматикалык тапшырма**

Эмне кылды? деген суроого жооп бер.



Айпери: Алло, Айчүрөк бул сенсиңби?

Айчүрөк: Ооба, мен Айчүрөкмүн.

Айпери: Салам. Жакшысыңбы?

Айчүрөк: Ооба. Өзүңчү?

Айпери: Эмне кылышп жатасың?

Айчүрөк: Сабакка даярданып жатам.

Айпери: Кайсы сабакка?

Айчүрөк: Математикадан эсеп чыгарып жатам.

Айпери: Эсеп татаал бекен?

Айчүрөк: Ооба, абдан татаал эсептэ экен.

Айпери: Мен математикадан эсепти чыгарып койдум. Сага жардам берейинби?

Айчүрөк: Абдан жакшы болот эле. Мен таенем ооруп сабактан үзгүлтүк болуп калбадым беле, билесин да.

Айпери: Анда эмесе, saat 12 де китецканадан жолугалык, экөөлөп бат эле чыгарып коёбуз, макулбу?

Айчүрөк: Макул, сүйлөштүк.

Байтемир Асаналиев



### Суроолорго жооп бер

1. Кыздар телефондо эмне жөнүндө сүйлөштү?
2. Айпери эмне үчүн Айчүрөктү чакырды?
3. Сен да телефондо сүйлөшүү адебин билесинби?





## Сүрөт менен иштөө

Сүрөттөрдүн негизинде сүйлөм түз.

Сүрөт	Эмне кылды? Эмне кылышты?
	<p>Айша менен Медер кар киши жасашты.</p>
	<p>?</p>
	<p>?</p>
	<p>?</p>
	<p>?</p>



1886-жылы немец улутуна таандык Карл Бенц дүйнөдөгү биринчи автомобилди жараткан. Ал үч дөңгөлөктүү болгон. Анын бир дөңгөлөгү алдыда, экөө аркада жайгашкан. Бензинде иштеген.

Машина велосипед сыйктуу saatына 15 км ылдамдык менен жүргөн.

Ал эми бүгүнкү күндө автомобиль өнөр жайы дүйнөдөгү эң өнүккөн тармактардын бири. Мамлекетибизде дагы автомобиль иштеп чыгаруу жакшы жолго коюлган. 1996-жылдын 19-июнь күнү Асака шаарында «Uz-Daewoo avto» биринчи автомобиль заводу ачылды. Завод жыл сайын автомобилдердин жаңы моделдерин иштеп чыгарууда. 2001-жылдан баштап түрдүү автомобилдерди иштеп чыгара баштады. Өзбекстан дүйнөдөгү 52 машина иштеп чыгаруучу мамлекеттердин ичинен орун алды.



«Укумуштар китебинен»



### Суроолорго жооп бер

1. Биринчи автомобилди ким жараткан?
2. Ал кандай көрүнүштө эле?
3. Өзбекстанда кандай автомобилдер иштеп чыгарылат?



### Грамматикалық тапшырма

Тексттеги эмне кылды? деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, көчүрүп жаз.



Таң калтырып бир кепке,  
 Талант минтет Тилекке:  
 — «Малибу» утсам мына бул  
 Лотерея билетке,  
 Минип барам бакчага,  
 Рулду өзүм башкара.  
 Анда балдар түшүрбөйм,  
 Ала кет деп жатса да.  
 Баары түшсө чурулдап,  
 Машина анда бузулат.  
 Отургузам артына,  
 Эгер калсаң учурал.  
 Анда Тилек талаша:  
 — Түшкөнүмө жараша,  
 Олтурамын алдыңа,  
 Сени менен жанаша.  
 Аялдабай азыраак,  
 Талант минтип бакырат:  
 — Тил албасаң түш анда,  
 Машинадан батыраак!



*Жумакан Тыныымсеитова*



## Суроолорго жооп бер

1. Талант Тилекке эмне деди?
2. Алардын жаңжалына эмне себеп болду?
3. Талант эмнеге бакырды?

**Эмне кылып жатат? деген суроого жооп берген сөздөр.**

Кыймыл аракеттин биз сүйлөп жаткан учурда болуп жатканын билдириген сөздөргө **Эмне кылып жатат?** деген суроо берилет.

**Мисалы:** Талант мактанып жатат.



## Грамматикалық тапшырма

**Төмөнкү сөздөргө сүйлөм түз.**

Сүйлөп жатат, талашып жатат, бакырып жатат.



Биз пайдаланган кагаз дароо эле же кокусунан пайда болбогон. Анын бириңчи барактары II қылымда Кытайда өсүмдүктүн булаларынан даярдалган. Бирок аны даярдоо ыкмасы көпкө чейин өтө сыр сакталган. Байыркы египеттиker ылайдан тактайча жасап, ошого жазышкан жана аны кургатышкан. Ар жерлерде адамдар жазууларды музоонун терисине, ак кайыңдын кабығына, жыгач тактайга, бамбуктун бутагына да жазышкан. Тарыхта Самарканд кагаздары өзүнүн бышыктығы, сапаты жана түсү менен кытай кагазынан кем калышпаган. Самарканд кагазын бүгүнкү күндө да даярдашат.

«Укмуштар китебинен»




### Суроолорго жооп бер

1. Бириңчи кагаз кайсы жерде даярдалган?
2. Адамдар жазууда эмнелерден пайдаланышкан?
3. Кайсы кагаздар кытай кагазынан кем болбогон?



### «Артықчасын тап» оюну





3.

4.

X

4

2

1



## Табышмак

Бирдиктеги санмын мен,  
Манжаң жумуп санай бер.  
«Ген» деген мүчө уласаң,  
Жылдызмын көктө карай бер.



## Сүрөт менен иштөө

Сүрөттөрдүн негизинде **эмне кылып жатат?** деген суроого жооп берген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түз.





Илгери адамдар буюмдарын айырбаштоо менен соода кылышкан. Айырбаштоо бардык эле нерсеге туура келбекендиги үчүн алтындарга айырбаштаган. Ал эми биз колдонгон кагаз акчаларды тарыхка кытай маданияты алып кирген. Кытайлар баалуу алтын менен соода кылгандан көрө кагазды акча катары пайдалануу ыңгайлуу экенин байкашкан. Андан кийин кагаз акчаларды басып чыгара башташкан. Батыш мамлекеттерине мындай кагаз акчалар кийинчөрөк монголдор аркылуу барган.



### Суроолорго жооп бер

- Адамдар алгач кандай жол менен соода кылышкан?
- Эмне үчүн айырбаштоону алтынга алмаштырышкан экен?
- Кагаз акча кандай пайда болгон?



### Досторундуң жоруктарынан

#### ТҮШҮНДӨ КӨРГӨН АКЧА

Апенди түш көрсө, түшүндө ага тогуз сом акча берип жатыптыр. Ал нараазы болуп: «Кур дегенде, он сом бер – деп өтүндү. Ошол учурда ойгонуп кетип, алаканы куру экенин көрдү. Аナン дароо көзүн жумду да, колун сунуп: «Мейли, тогуз сом болсо деле бер» – деди.

«Байчечекей» журналынан



### Грамматикалык тапшырма

Сөздөрдү эмне кылышп жатат? деген суроого жооп бере тургандай кылышп өзгөртүп жаз.

соода кылды	Соода кылышп жатат.
айырбаштады	?
басып чыгарды	?
берди	?
көзүн жумду	?



- Кайсы колуң бириңчи?
- Ал мынобу бармагым.
- Кир колунду оозуңа,  
Эч убакта салбагын.
- Кайсы колуң әкинчи?
- Экинчиси сөөмөйүм.



- Өсө әлекпи тырмагың,  
Кири жокпу көрөйүн.
- Кайсы колуң үчүнчү?
- Ортодогу ортонум.
- Тамак ичер алдында,  
Жуубайсың деп коркомун.
- Кайсы салаң төртүнчү?
- Билбейм кайсы чаташкан.
- Ат табылбай калганда,  
Аты жок деп аташкан.
- Кайсы колуң бешинчи?
- Кичинекей чыпалак.
- Чындык сөздү айтканда,  
Жүрбөгүн сен чычалап.

*Карымшак Ташбаев*



### Суроолорго жооп бер

1. Салаалардын аттарын билесинбى?
2. Колдорубузду кантип ар дайым таза алып жүрөбүз?
3. Сен да колунду карачы, таза бекен?



### Грамматикалық тапшырма

Тазалық жөнүндө текст түзүп жаз. Эмне кылышп жатат?  
деген суроого жооп берген сөздөрдүн астын сыйз.





Түндөсу асманды толтура жымыңдаган жылдыздарды көрөбүз. Күн сайын Жер шарын жарыткан, ысыткан Күн да ошол жылдыздардын бири экенин эч ойлоп көрдүң беле? Чындыгында Күн – бул Жер планетасынына эң жакын жайгашкан сары жылдыз. Ааламда кызыл, ак жана көк жылдыздар да болот.

Күндүн нурлары Жердин бетинде өсүмдүктөрдүн өсүшүнө, адамдар жана жаныбарлардын жашоосуна, табияттын биз көнгөн абалда болушуна абдан чоң таасирин тийгизет. Шамалдын жүрүшү, мөндүрдүн жаашы, деңиздеги толкундар, жыл мезгилдеринин алмашып туруусу, дагы көптөгөн табигый кубулуштарга Күн себепчи. Ченеми менен ачык абада сейилдөө, Күн нурларына тоюнуу ден соолукту чындалп, адамдын маанайын көтөрөт. Эгер кокус Күн «өчүп» калса, анда саналуу saatтарда биздин Жер көк муштумдай музга айланып, жашоо таптакыр токтоп калмак. Андыктан Күн Жердеги жашоонун, жылуулуктун булагы болуп саналат.



### Суроолорго жооп бер

1. Күн деген өзү эмнө?
2. Күндүн нурунун ден соолукка пайдасы барбы?
3. Эгерде Күн болбосо Жер эмнеге айланып калат экен?



### Грамматикалық тапшырма

Кыш мезгилиндеги майрамдар жана улуу инсандардын туулган күндөрү жөнүндө айтып бер.



### Табышмак

Бир түп дарак,  
Ал даракта он эки бутак,  
Ар бутакта бар отуздан шак.

(ж.., а.., к..)

Төрт нерсе бири-бирине жете албаган,  
Ажырап бири-биринен кете албаган.

(ж.., м.....)



Күн мыңчалық шашасың,  
Булуттардан ашасың.  
Батпай турсаң болбойбу?  
Же энекен көнбәйбү?

Шашпа бир аз батпай тур,  
Күн нуруңду катпай тур.  
Батпай турсаң бир азга,  
Ойноп алам мен анда.

Андан кийин бата бер,  
Күн нуруңду ката бер!



## Суроолорго жооп бер

1. Эмне үчүн күндү батпай тур деп жатат?
2. Кыш мезгилинде күндүн качан батарына көңүл бур.
3. Кыш айларынын ар бири канча күндөн?




## Грамматикалық тапшырма

**Сүрөттүн негизинде эмне кылышп жатат? деген суроого жооп берген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түз.**



Эрте жаз эле. Бир чымчык талга уя салды. Ага ал жети жумуртка тууду. Арадан көп күндөр өттү. Чымчык жумурткасын басып, беш балапан чыгарды. Оозуна жем тиштеп келип, аларды багып жатты. Балапандар темир канат болуп өсүп келатты.

Күндөрдүн биринде бир тентек балапан уясынан жерге түшүп калды. Энеси жем издел кеткен. Балапан арыктын боюнда жүрсө, апсыйган, узун куйрук, таргыл жаныбыр алдынан чыкты. Көрсө, ал мышык экен. Балапан андан коркуп качып, канатын күүлөдү. Ал буга чейин учуу деген эмне экенин биле элек болчу. Биринчи ирет канатын каккан менен, уча албады. Бирок беш-алты ирет каккан соң, учуп кетти. Ошентип, ал мышыкка жем болуудан аман калды.





## Суроолорго жооп бер

- Чымчыктын балапаны кантит уядан түшүп калды?
- Мышыктан кантит кутулду?
- Тентектик ар дайым эле жакшылық менен аякташи мүмкүнбү?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Бөлүнгөндү бөрү жейт.

### Эмне кылат? деген суроого жооп берген сөздөр

Кыймыл аракеттин алдында (эми) боло турганын билдирген сөздөргө **эмне кылат?** деген суроо берилет.

**Мисалы:** окуйт, жазат, барат.



## Грамматикалык тапшырма

Төмөнкү сөздөрдө **қ**, **г**, **ж** тыбыштары кандай угулуп жатканына көңүл бур.

Эмне кылды?	Эмне кылып жатат?	Эмне кылат?
Уя салды.	Уя салып жатат.	Уя салат.
Балапан чыгарды.	?	?
Канатын күүлөдү.	?	?
Учуп кетти.	?	?



Чип-чип этип жем издешет,  
Чөптүн ичин карасам.  
Жәжөлөрүм сары түстүү,  
Наристедей балапан.

Жети, сегиз, тогуз, он бир,  
Жетпейт бирөө санасам.  
Чип-чип-чип-чип-чиип-чип,  
Кетпегиле арылап.

Ар кеселдин алдын алып,  
Айран берем дарылап.  
Тынчы кетип энеңер да,  
Издел жүрөт какылдап.

Мына-мына таап алдым,  
Арасынан чөптөрдүн.  
Чокуп-чокуп жүргөн экен,  
Жалбырактын көктөрүн.



## Суроолорго жооп бер

1. Жәжөлөрдү кантип багат экен?
2. Кесел болбосун деп эмне кылды?
3. Сен да жөжө баккансыңбы?



## Табышмак

Бышырсаң аш болот,  
Бышырбасаң күш болот.



## Грамматикалык тапшырма

Ырдагы кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдү таап, аларга суроо бер жана көчүрүп жаз.



Түлкү менен кумурска шерик болуп буудай айдашты.  
Митайым түлкү:

– Башым ооруйт, кымыз ичиp келбесем болбойт, – деп күндө жайлоого кетип калат. Кумурска жалгыз өзү буудайды сугарып, оруп-жыйып, бастырды.

Бир күнү түлкү үйүлгөн кызылды көрүп, ичинен кымындал, кумурсканы алдап, эгинди бүт өзү алгысы келди:

– Кумурска, муnu бөлүп убара болбойлу. Андан көре жарышалы да, кимибиз озуп чыксак, буудайды бүт алалы. Артта калганыбыз куру калалы, – деди.

Кумурска ойлонуп туруп, түлкүнүн айтканына көндү. Жарышчу жерге барып экөө катар турду. Түлкү «кеттик» деди да, кулагын жапырып, чуркаган бойдон жөнөдү. Кумурска түлкүнүн куйругуна чап жармашты.

Түлкү кырмандын четине келип, «Кумурска кайда келе жатат болду экен?» деп артын жалт карап алды. Аナン токтой калып силкингенде кумурска ыргып барып, үйүлгөн кызылдын үстүнө түштү:

– Ой, сен эмнени карап тұрасың? – деп кыйкырды.

Түлкү чочуп кетип:

– А сен качан келдин? – деди.

– Менин келгеним качан! Сени күтө берип зеригип кеттим, – деди кумурска.

Түлкү айласы жок же тапкан пайдасы жок, жолго түштү. Кумурска өз әмгегине өзү әэ болуп, буудайын кампага ташып төктү да, жыргап-куунап жатып калды.





## Суроолорго жооп бер

- Кумурска буудайды кантит өстүрдү?
- Тұлқу әмнене үчүн жарышууну сунуш кылды?
- Кумурска кантит буудайга әэ болуп калды?



## «Кайсы түс бириңчи?» оюну.

**Тұлқу айласы жок же тапкан пайдасы жок, жолго түштү.**

– Ой, сен әмнени карап турасың? – деп қыйкырды.

**Тұлқу менен кумурска шерик болуп буудай айдашты.**

– Менин келгеним качан! Сени күтө берип зеригип кеттим.

**Кумурска жалғыз өзү буудайды сугарып, оруп-жыбып, бастырды.**



## Грамматикалық тапшырма

Сүйлөмдөрдү берилген суроолор боюнча өзгөртүп айтып бер жана дептерине жаз.

Әмнене кылды?	Әмнене кылышып жатат?	Әмнене кылат?
Кумурска буудай экти.	Кумурска буудай әгип жатат.	Кумурска буудай әгет.
Тұлқу жайлогоо кетип калды.	?	Тұлқу жайлогоо кетет.
Кумурска тұлқунун күйругуна жармашып алды.	?	?
Тұлқу жолго түштү.	?	?



Тоонун таңы атканда,  
Торгой чыгат асманга.  
Күн асмандан нур төгөт,  
Торгой жерге ыр төгөт.

Нурдан гүлдөр албырат,  
Нурдан жыргайт жалбырак.  
Ыр көңүлдү сергитет,  
Ыр көңүлдү эргитет.

Ыр менен гүл болбосо,  
Нур менен Күн болбосо,  
Кантип көңүл шат болмок,  
Кантип жерде жаз болмок!



Сооронбай Жусуев



### Суроолорго жооп бер

1. Күн менен торгой таң атышы менен эмне кылышат?
2. Нур менен ыр табиятка кандай пайда келтириет?
3. Жаздын келишин биз кантип байкайбыз?



### Грамматикалық тапшырма

**Төмөндө берилген сөздөргө суроо бер жана көчүрүп жаз.**

Атты, чыгат, төгөт, жыргайт, албырат, сергитет, эргитет.



Кыштын суук күндөрү артта калып, жергебизге жаз келди. Эмнегедир баарыбыз жазды чыдамсыздык менен күтөбүз. Жаздын келиши менен Жер Эне уйкудан ойгонот. Табиятта өзгөчө жаңылануу башталат. Кышы менен муз болуп турган карлар ээрип, арыктарда шылдырап аккан суулар, учуп-конуп жүргөн чымын-чиркейлер, сайраган күштар жазга өзгөчө сулуулук тартуулайт. Баарынан да жаз кабарчылары болгон байчечекейлер кар астынан баш багышат. Айлана жашыл түскө боёлуп, килем салып койгондой кулпурат.

Сен жаз келгенин эмнелерден байкадың? Анда айлананда кандай өзгөрүүлөр болгонун айтып берчи...



### Суроолорго жооп бер

1. Жаздын келгенин кантип билүүгө болот?
2. Жаз кабарчылары эмнелер?
3. Аңгемени өзүң улант.



### Грамматикалык тапшырма

Көк менен жазылган сүйлөмдөрдү көчүрүп жаз жана кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн астын сыз.

### ӨРҮК ГҮЛҮ

Биздин өрүк гүл ачты,  
Балдар келип карашты.  
Бадырактай көрүнгөн,  
Бүчүрлөрүн санашты.

Кароо кыйын таң калбай,  
Саноо кыйын бул кандай?  
Кандай укмуш агарган,  
Кар чүмкөнүп алгандай.

Темиркул Үмөталиев



Ырды жаттап ал.

Ар бир улуттун өз эне тили бар. Биздин эне тилибиз – кыргыз тили. Бул тил бизге энебиздин сүту аркылуу өткөн. Жарық дүйнөгө жаралган күнүбүздөн баштап, биз үчүн кам көргөн энебиз, эне тилибизди да үйрөтүп келет. Ошондуктан тилибиз чыкканда эле эне тилибизде сүйлөйбүз.

Тил – улуттун сыймыгы. Тил – бир нече милдеттерди аткарат. Бириңчиден, тил – сезүү органдарынан бири. Биз тилсиз жеген нерселердин даамын билбейт элек. Экинчиден, тилдин жардамында маектешебиз, оюбузду, сезимдерибизди билдиребиз. Үчүнчүдөн, тил тамак жегенде тишке жардам берет. Дүйнө жүзүндө көптөгөн тилдер бар. Канча тил болсо, ошончо улут болот. Атап айтсак: кыргыз, өзбек, орус, казак, англис, немец, француз жана башкалар. Бирок канча көп тил үйрөнсөн, ошончо улутту таанып, билесин. Бирок, сага эне тилинди үйрөткөн эненди ар дайым урматта. Өз эне тилинде мыкты сүйлө.



## Суроолорго жооп бер

- Сенин эне тилинүү кайсы тил?
- Сен эне тилинди кимден үйрөнөт экенсинүү?
- Башка кайсы тилдерди билесинүү?

### Заттын сын-сыпатын билдирген сөздөр

Заттын сын-сыпатын билдирген сөздөргө **кандай?** деген суроо берилет.



## Сүрөт менен иштөө

**Сүрөттүн негизинде кандай?** деген суроого жооп берген сөздөрдү жадыбалдын негизинде айтып бер.



**Кандай?** деген суроого жооп берген сөздөрдү жадыбалдын негизинде айтып бер.

Өңү-түс	Сын-сыпат	Даам	Форма	Көлөм
Ак, көк, ...	Жакшы, ...	Ачуу, ...	Сүйрү, ...	Узун, ...



8-март — Апалардын жана кыздардын майрамы. Бул күнү сен апанды, чоң эненди, эженди жана башка кыздарды майрамы менен куттуктаганды унутпа. Бул майрамды бардык жерде майрамдашат. Апаң жөнүндө ойлонуп көрчү: сенин апаң мээримдүү, сулуу жана акылдуу.

Апаң сенин эң жакын адамың. Ал сени бир мүнөткө да унуптайт. Сен жөнүндө кам көрөт. Алар көңүлдөрү куунак болуп, жүздөрүнөн күлкү жайнап, үйдүн да, көчөнүн да жарашигы болушат. Аларды карап турup, ар түркүн гүлдөрдү элестетесиң.

Бул майрамда алар жарашиктуу кийинишип, жадыраган жаз күндөрүнүн көркүн ачып, көңүлдөрү куунак болушат. Ошондуктан бул күнү ар бирибиз аларды дагы да бактылуу, дагы да сулуу кылууга аракеттенебиз. Колубуздан келгенче белектерди беребиз. Биздин мектептеги окууларда жетишкен ийгиликтерибиз, үлгүлүү кулк-мүнөзүбүз да алар үчүн баа жеткис белек болот. Алар кубанса, биз да кубанабыз. Бул күн — баарыбыздын майрамыбыз.



## Суроолорго жооп бер

1. Апалардын майрамы качан болот?
2. Сенин эң жакын адамың ким?
3. Майрам күнү апандын жүзүнөн эмнелерди байкадың?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Эненин баскан жери бейиш.

Атанды сыйласаң акылын ук,  
Эненди сыйласаң әмгегин баала.



## Грамматикалық тапшырма

Апа деген сөзгө сын-сыпatty билдирген сөздөрдү катыштырып мүнөздөмө бер.



## «Чачылган тамгалар» оюну.

Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү тап жана дептерине жаз.

К А Р Ж Ш Ы Н

Д Т уу Л З С





Апам, апам, жан апам,  
Күтөм сени жанатан.  
Бүгүн майрам — март, тура,  
Календарды карасам.

Конфеттердин көйнөгүн,  
Көп-көп жыйнап жүргөмүн.  
Андан кооз гүл жасап,  
Үйдүн ичин түрдөдүм.

Көрүп гүлдөр түрдүүсүн,  
Көзүң жайнап сүйүнсүн.  
Көпөлөгүң мен болом,  
А сен — жыттооч гүлүмсүн.



### Суроолорго жооп бер

- Досуң майрамга кандай даярдык көрдү?
- Сен апаңа кандай белек камдадың?
- Сен бул майрамды кандай өткөрөсүң?



### Грамматикалық тапшырма

#### Адашкан сөздөрдү тап

сөз	мүнөздөмө
апа	Кызыктуу, сүрөттүү, көлөмдүү.
көйнөк	Кызыл, жыттуу, назик, кооз.
өрүк	Таттуу, сары, ширин, тоголок.
китең	Мээримдүү, сулуу, боорукер.
гүл	Ак, узун, гүлдүү, кең.



### «Туура жообун айт» оюну.

Арчаның түсү кызыл.  
Асмандың түсү сары.  
Кардың түсү жашыл.  
Күндүн түсү ак.

**Үлгү:** Арчаның түсү кызыл. – Жок, туура эмес. Арчаның түсү жашыл.



Сабак бүткөн соң классташтар үйгө карай кетип бара жатышты. Алар өз ара жарышып, апалары иштен келгенче эмне иш кыларын айтканга биринен-бири озунуп жатышты. Биринчи болуп Рахат сөз сүйлөдү:

– Мен апам жумуштан келгенчө үй жыйнап, чыныларды жууп коём.

Бермет да жасаган ишин айтканга шашты:

– А мен болсо, апама ысык чай даярдайм.

– Очокко жакканга ыңгайлуу болсун деп агам экөөбүз отун камдап коёбуз. – Азиз токтоо сүйлөдү. – Апам иштен келгенде абдан ыраазы болуп, бизди мактайт.

– А мен болсо, бөлмөдөгү гүлдөргө суу куям... – Энтиге сөзгө кошулду Асема.

А, силерчи балдар? Аңгемени эми силер улантып көргүлөчү.

– ....

– ....

*Батма Абдухамирова*



## Суроолорго жооп бер

1. Биринчи болуп ким сүйлөдү?
2. Балдар эмне жөнүндө маектешип келе жатышты?
3. Аңгемени андан ары өзүң улант.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Баланың билеги ооруса,  
Эненин жүрөгү ооруйт.



## Сүрөт менен иштөө

Сүрөттөргө сүйлөм түзүп, дептериңе жаз.

	Апам сары, жыттуу, тоголок ЛИМОН алып келди.
	?
	?
	?

Апа бизди төрөгөн,  
Ал – Күн! Тийген төбөдөн.  
Ашкан камкор, боорукер,  
Мээримине бөлөгөн.

Апабызды сүйөбүз!  
Ал – теңдешсиз, билебиз.  
Кайғы-муң аз, эркелеп,  
Каткырабыз, күлөбүз.

Айтат дайым алкышын,  
Ай, Күнгө кол серметип.  
Актайбыз биз ак сүтүн,  
Күчкө толсок эр жетип.

*Байтемир Асаналиев*



## Суроолорго жооп бер

1. Үрда әмнелер жазылган?
2. Апабызды әмне үчүн теңдешсиз дейбиз?
3. Ак сүтүн актоо үчүн сен әмне кыласын?




## Грамматикалық тапшырма

Үрдагы кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, көчүрүп жаз.




## Сүрөт менен иштөө

Сүрөттөргө мүнөздөмө бер.



### ЖАҢЫЛМАЧ

Эсеп оңой чечилет.  
Эгер кулак төшөсөк.  
Антпегенде кечигет.  
Алуу, кошуу беш эсеп.





Илгери заманда бир падыша вазир жана аалымдарын чакырып:

– Дүйнөдө эң зор, керектүү, бардык нерседен кабардар кылган нерсе эмне? – деп аларга суроо бериптири. Бирөө «Кылыш» десе, дагы бирөө «Байлык», дептири. – Үч күн мөөнөт беремин, – дептири падыша жооптордун жакпаганынан каарданып. Кошуна өлкөдө бир даанышман киши жашайт эken. Вазир аны таап, падышанын алдына алыш келиптири.

– Дүйнөдө эң керектүү нерсе эмне? – деп сураптыр падыша. – Китеп! – дептири даанышман эч бир экиленбей. – Отмүштөн маек салган тарых, бүгүндү чагылдырган күзгү, эртеңки күнду айтып берүүчү укмуш — бул китеп. Китеп окубаган адам наадан, китеп кирбеген үй караңғы зындан. Мына мен — туулуп өскөн айылыман чыкпаганмын. Бирок бүткүл дүйнө, түрдүү элдер, алардын каада-салттары жөнүндө билемин. Булардын бардыгын китептен окуганмын. Падыша даанышмандын жоопторунан ыраазы болот.

– Менин сарайымда калып, башкы кенешчи бол, – дептири. Бирок даанышман көнбөптүр. Падыша белекке берген алтындарга базардан көптөгөн китеп сатып алыш, айылымна кайтыптыр.





## Суроолорго жооп бер

1. Даанышман эмне үчүн сарайда калууну каалабады?
2. Китеп адамда кандай сапаттарды калыптаңдырат?
3. Падыша берген алтындарга эмне сатып алды?
4. Сен эмне сатып алат элең?

### ЗАТТЫН САНЫН БИЛДИРГЕН СӨЗДƏР

Заттын санын билдирген сөздөр **канча?** **нече?** деген суроолорго жооп берет.

**Мисалы:** 5 күн, он беш киши.



## Грамматикалык тапшырма

Китеп сөзүнө канча? деген суроого жооп берген сөздөрдү кошуп сүйлөм түзүп жаз.





Кыргыз тилин үйрөнүп,  
Тилчи болуп алсам дейм.  
Чоңойгончо көп билип,  
Баарын билип алсам дейм.

Кыргыз тилин так билип,  
Башкаларга үйрөтөм.  
Үйдөн берип сабакты,  
Бөбөгүмдү сүйлөтөм.

Тамгаларды тааныбай,  
Жаман бала болбоюн.  
Максат коюп алдыма  
Кatalарым ондоюн.

О.Сатыбалдиев



### «Чачылғын тамгалар» оюну.

Канча? деген суроого жооп берген сөздөрдү тап.

С

Л

Ы

А

И

К

Э

З

Н

Т

Ж

Ү

Ш

Г

Б

У

Ң

А



## Сүрөт менен иштөө

Сүрөттүн негизинде текст түз.



## Суроолорго жооп бер

1. Сүрөттө кимдерди көрүп жатасың?
2. Алар эмне кылыш жатышат?
3. Сен дагы жашылдандыруу иштерине катыштыңбы?



## Грамматикалык тапшырма

Сүрөттүн негизинде сандарды катыштырып сүйлөм түз.



Билбейт сүрөт тартканды,  
 Ырды жатка .йтк.нд..  
 Жакшы көрөт төшөктө,  
 Түшкө чейин ж.тк.нд..

Ырдай албайт биз менен,  
 Сөздү билбейт «сиз» деген.  
 Уйдөн дайым м.мп.с.й,  
 Издегени издеген.

Колу-буту кир б.луп,  
 Күчүк экөө бир б.луп.  
 Чандатышат көчөнү,  
 Кимге жагат бул ж.рук.

*Абзий Кыдыров*



### Суроолорго жооп бер

- Түшүп калган тамгаларды таап, ырды көркөм оку.
- Ырдагы кандай бала?
- Эмнени жакшы көрөт экен?



### Грамматикалық тапшырма

Ырдың биринчи төрт сабын көчүрүп жаз



### Макалдарды толуктап айт.

Жашырынган макалды оку.




70

өнөр аз.



40

чачы улуу.



Сайкал апанын эки небереси бар. Алар: Жанара менен Динара. Жанара улуулук кылып, Динараны дайыма башкарып алат. Үйдө болсо, керели-кечке тиги-бу ишке жумшай бермеги — анын адаты. Динара жаңы эле үй шыптырып бүтсө, «полду жуу» дейт. Полду жууп бүтсө, «чыны жуу» деп чарчатат. Динара ага катуу айтпай, айтканын аткара берет.

Бир күнү Динара тажадыбы, же чарчадыбы, Жанараны укпай, телевизор көрүп отуруп алды.

Сайкал чоң энеси киргендө Жанара ага минтип арызданды чаңқылдап:

— Чоң эне дейм, чоң эне! Динараңыз менин сөзүмдү укпай жатат. Кыйкырсам да укпай, телевизор көрүп отуруп алды... муна эмне кылыш керек, ыя?!

— Туура кылат, Динаркам. Сөзүндү уксун десен, катуу айтпай, уга турган кылып айт, — деди Сайкал эне.

Жанара чоң энесинин бул сөзүнө түшүнүп-түшүнбөй, ойлонуп калды.

*Сулайман Рысбаев*



## Суроолорго жооп бер

1. Жанара эмне үчүн Динараны жумушка жумшайт экен?
2. Динара эмне үчүн телевизор көрүп отуруп алды?
3. Кантип уга турган кылып айттуу мүмкүн?



## Грамматикалык тапшырма

Сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп жаз.

Эки, беш, бир, элүү, жүз, алтымыш тогуз.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Жакшыга бир сөз, жаманга миң сөз.



Нооруз – мусулман элинин майрамы. Бул майрам күн менен түн теңелген мезгилде майрамдалат. Элибиз эски жылды узатуу, жаңы жылды тосуу үчүн ар кандай камылга көрүп келген. Үй ичи, короо жайлар тазаланып, тартипке салынган. Таарынычы барлар чын дилден бирин-бири кечирип, бардык чыр-чатақ, араздашуу эски жыл менен кетти деп эсептешкен.

Нооруз майрамында дасторконго да өзгөчө көнүл бурулат. Айта кетсек, дасторкондо жети түрдүү даамдан турган улуттук тамак коюшат. Нооруздун эң өзгөчө тамагы сүмөлөк бышырылат.

Атайын бышырылган чоң нан, боорсок, каттама, жупка, жарма, кымыз, кургатылган мөмө-жемиштер сыйктуулар дасторкондун көркүн ачат.



## Суроолорго жооп бер

1. Нооруз кандай майрам?
2. Майрамда дасторконго эмнелер коюлган?
3. Сен Нооруз майрамына катышкансыңбы?

**Топторго бөлүнүп, Нооруз майрамы жөнүндө ой бөлүшкүлө.**

### ЗАТТЫН ИРЕТИН БИЛДИРГЕН СӨЗДӨР

Заттын иретин билдириген сөздөр булар: биринчи, экинчи, элүүнчү, жүзүнчү, минчинчи.

Аларга **канчанчы? неченчи?** деген суроо берилет.



## Грамматикалық тапшырма

**Эсепти билдириген сөздөрдү иретти билдириген сөздөргө айлантып жаз.**

Эсептик сан	Иреттик сан
отуз	отузунчы
кырк жети	?
он	?



Илгери бир дыйкан жаз келери менен үрөнгө деп алып койгон буудайын сууга салып жибитип коёт. Бирок күн бүркөлүп аба бузулат да жамгыр жаап үрөндүү себе албай калат. Суудагы буудай өнүп чыга баштайт.

Дыйкандын бала-чакасы ач болот. Өнүп кеткен буудай убал болбосун деп, андан бир нерсе бышырып берүүнү ойлойт. Дыйкан өнүп кеткен буудайды жанчып, кемпирине:

— Мындан бир тамак бышыр, бекер убал болбосун, — дейт.

Кемпир жанчылган буудайды казанга салып кайната берет. Акыры кайнатыштан тажап, капкағын жабат да жатып уйкуга кетет. Эртеси эртең менен ойгонуп казанды ачат. Караса, бир укмуш жыт буркурайт. Аны татып көрсө, абдан даамдуу тамак болуптур.

Адамдар бүгүнкү күндө да сүмөлөктүү ден соолугун чындоо, күчтүү болуш үчүн пайдалуу тамак катары бышырышат. Сүмөлөк элибиздин улуттук тамагы болуп саналат.



### Суроолорго жооп бер

1. Дыйкан жибитилген буудайды эмне үчүн себе албай калды?
2. Кемпир аны эмне кылды?
3. Сүмөлөктүн бышырылганын көргөнсүңбү?



### «Кайсы түс биринчи?» оюну.

Сүмөлөк элибиздин улуттук тамагы болуп саналат.

Караса, бир укмуш жыт буркурайт.

— Мындан бир тамак бышыр, бекер убал болбосун,  
— дейт.

Суудагы буудай өнүп чыга баштайт.

Дыйкандын бала-чакасы ач болот.





Мугалим: Апаң сенин базардан,  
Алма сатып алыш келди.  
Эң жакшысы, кызылынан,  
Сага тандап, бирди берди.  
– Мындайда не деш керек?

Окуучу: «...» сизге деш керек!

Мугалим: Балдар жүрсө көчөдө,  
Угулат ызы-чуу, айкай.  
Сен да чыгып бирөөнү,  
Түртүп кеттиң байкабай.  
– Мындайда не деш керек?

Окуучу: «...» деш керек!

Жумакан Тыныымсеитова



### Суроолорго жооп бер

1. Сыйкырдуу сөздөрдү таап, ырды толуктап оку.
2. Сен дагы кандай сыйкырдуу сөздөрдү билесин?
3. Сыйкырдуу сөздөр жардам береби?

### ЖАҢЫЛМАЧ

Кой солдогу жолдобу,  
Же жолдон солдобу?



### Грамматикалык тапшырма

Берилген сандарды тамгалар менен жаз, иретти билдирген сөздөргө айлантып айтып бер.

12, 37, 19, 7, 11, 45, 78, 64, 92.



Быйыл жайында Улан шаардан таятасынына барды. Таятасы Талип жергиліктүү чабан. Бетегеси белден болуп өскөн жашыл жайллоо. Уландан бир аз улуураак Эсен деген уулу бар. Аттын кулагы менен тең ойногон чыйрак бала. Таң куланөөк ата баштаганда туруп, ат токуп минип, жайыттан жылкы айдап келет. Ал Уланга ат минип, тай үйрөткөндү көрсөттү. Козу кулак, ышкын, жер-жемиш тергенге ээрчитип барат. Тоодогу атыр жыттуу нечен гүлдөрдүн, дары чөптөрдүн түрү менен тааныштырды. Бир күнү таятасы өзүнүн койго минген жоош Карабелек атына мингизип койсо, ал оттоп туруп алса болобу. Анда Улан:

— Таята, таята, караңызы, ат от албай жатат, — дейт.

— Ой, чунак десе, ат от алгыдай сенин атаңдын машинасы эмес. Баспай жатат деп айт, эл укса уят болосун. Дагы бир күнү кечинде койлор короодо калган козуларына маарап келе жатышса, Улан кыйкырат:

— Таене, таене дейм, койлордун баарысы кыйкырып келе жатышат.

— Атаны күчүк десе, койлорду кыйкырат деп айтпайт. Алар марайт.

— Аа, марайт...

— Эй, марайт эмес, марайт, — деп жатпайбы, — деп ондоду Эсен.

— Болуптур эмесе, жарайт, марайт, — деди Улан тилин араң тууралап.

— Сен түшүнүп кой: эчки, кой — марайт, уй — мөөрөйт, жылкы — кишенейт, ит — үрөт, мышык — мыёлойт, — деп баарысын түшүндүрдү ал Уланга. Кечинде анын жоругун уккан таятасы күлүп: — Шаарда жүрүп, эне тилинди билбей калган турбайсыңбы. Мындан ары жайлоого үзбәй келип жүрсөң, көптү үйрөнүп кетесин.

Тил билген — чоң өнөр. Ал эми, эне тилин билбегендик — чоң кемчилик, — деди. Улан өз ичинде таятасынын сөзүнө уялышп калды.



## Суроолорго жооп бер

1. Улан каерден келди?
2. Эсен ага эмнелерди үйрөттү?
3. Сен жаныбарларды кантип чакырууну билесиңби?



## Грамматикалық тапшырма

Үй жаныбарларына канча? канчанчы? деген суроого жооп берген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп жаз.

**Үлгү:** Эсендин жыйырма эчкиси бар. Кородон биринчи койлор чыгат.



1. Ким? деген суроого жооп берген сүрөттү аныкта.

A)



Б)



В)



2. Карышкырды кайсы жаныбар алдады?

A)



Б)



В)



3. Эмне? деген суроого жооп берген сүрөт кайсы?

A)



Б)



В)



4. Макалды толукта. Жер казына, ... алтын.

A)



Б)



В)



5. Төмөнкү сүйлөмдөн кыймыл-аракетти билдирген сөздү тап? Айнуралар көйнөк тигип жатат.



А) Айнуралар    Б) тигип жатат    В) көйнөк

6. Жыл башы кайсы жаныбар

A)



Б)



7. Териң калыңдал, жұнұң жалтырак болот. Ушул сөздөр кайсыл жомоктон алынған?

А) Тұлқу менен карышкыр Б) Чамғыр В) Тұлқу менен сүлөөсүн

8. Талант кайсы машинаны утууну каалады?

A)



Б)



В)



9. Табышмактын жандырмагын тап?

Өзү тегерек,

Жарығы эң керек.


Күндүзү көрөм,

Түндөсү көрбәйм.

A)



Б)



В)



10. Кайсы колуң бешинчи?

A)



Б)



В)



11. Жандуу заттар:

12. Өңү-түстү билдирген сөздөр:

13. Жансыз заттар:

14. Заттың санын билдирген сөздөр:

15. Жыл айлары:





Биз кыргыздар кырк уруудан турабыз. Ошондуктан бизди «kyrk uruuluu эл» деп аташат. Баса, сен өз уруунду билесиңби? Билбесен, улуулардан сурап билип ал. Өз тегин, жети атасын билүү ар бир кыргызга парз. Антпесе, өз тегин билбегени үчүн уят болуп калышы мүмкүн.

Байыркы кыргыздар болжол менен Чыгыш Теңир-Тоонун Манас дарыясынын тегерегинде жайгашкан. Ага кошумча Түштүк Сибирь, Алтай, Ички Азия аймактарын мекендешкен. Кийинчөрээк биздин замандын 5-кылымында бир бөлүгү Эне-Сайга, азыркы Енисей дарыясынын боюна журут каторуп, ал жерде Кыргыз мамлекетин түптөшкөн. Алардын бир бөлүгү 10-кылымда кайра артка кайтып, азыркы Монголиянын түндүк-батышындагы жерлерге көчүшкөн. Азыркы учурда ал жердин Кыргыз-Көл деп аталышы да муну айкын далилдейт. Кармашкан жоосун кууп, кыргыздар кийинчөрээк азыркы Кыргызстандын түндүк аймактарына көчүп келип, биротоло отурукташып калган дешет.



### Суроолорго жооп бер

1. Эмне үчүн бизди «kyrk uruuluu эл» деп аташат экен?
2. Кыргыздар Эне-Сайда канчанчы кылымдарда жашашкан?
3. Сен кайсы уруудан экенинди ата-эненден сурап билип ал.

#### Сөз жана сүйлөм

Сөз жеке бир маанини билдирет.

Сүйлөм бүткөн айрым ойду түшүндүрөт.



### Грамматикалық тапшырма

Көк менен белгиленген сүйлөмдөрдү көчүрүп жаз. Ар бир сүйлөмдө канча сөз бар экенин айтып бер.



### Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт.



Абалтан дайын дүйнөгө,  
Ала-Тоо ата конушу.  
Тарыхын элдин баяндап,  
Таңшый бер, кыргыз комузу.

Комузум дайым жоголбайт,  
Калдайган кыргыз барында.  
Токтобой күүлөр үдүргүйт,  
Толкуган кыргыз канында.

Күнү-түн уксан қанбайсың,  
Күүлөрү ары намысы.  
Колумда турган жөнөкөй,  
Комузум кыргыз тарыхы.



### Суроолорго жооп бер

1. Үрда әмне жөнүндү айтылган?
2. Комуз жөнүндө әмнелерди билесин?
3. Комуз әмнеден жасалат?



### Сүрөт менен иштөө

Сүрөт негизинде сүйлөм түзүп жаз.





Манас Жакыптын баласы, баатыр, кыргыз элиниң ханы, кол башчы. Адамга тиешелүү жакшы бардык мүнөздөрү бар. Эр жетип кыргыз эли аны хан көтөргөндөн баштап, бытырап-бириңдеп кеткен элдин башын кошуу, баскынчыларга тарттырып жиберген жерлерди кайтарып алуу – анын эң башкы максаты, милдети. Кыргыз элинин баштап, Ала-Тоо көчүрүп, душмандарды жеңип, оюн иш жүзүнө ашырат. Ички келишпестикке карабастан кыргыз элинин бириктиргөн. Тышкы душмандарга жортуул жасоодо анын согуш ишин билген тайманбастыгы эпосто айтылат. Намыскөй, элди ойлогон чоң баатыр, хан болгон. Эпосто ал мындайча сүрөттөлөт:

Алтын менен күмүштүн,  
Ширөөсүнөн бүткөндөй.  
Асман менен жериндин,  
Тирөөсүнөн бүткөндөй.  
Айың менен күнүндүн,  
Бир өзүнөн бүткөндөй.  
Алды калың кара жер,

Жерлигинен түткөндөй.  
Ай алдында дайранын,  
Толкуунан бүткөндөй.  
Абадагы булуттун,  
Салкынынан бүткөндөй.  
Асмандағы Ай-Күндүн,  
Жаркынынан бүткөндөй.



### Суроолорго жооп бер

1. Манас атабыз кандай баатыр болгон?
2. Кан болгондан баштап эң башкы максаты эмне эле?
3. Манас эпосто кандай сүрөттөлгөн?  
Манас айтууну үйрөн.




### Грамматикалық тапшырма

Манас сөзүн катыштырып бир нече сүйлөм түзүп жаз.



### Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Баатырдын көркү мандаиды,  
Чечендин көркү тандайды.



Тамгаларды биринчи жолу үйрөнгөнүң эсиндеби? Сага алфавитти көрсөткөндө эмне үчүн тамгалар дал ушундай айтылышы жөнүндө ойлоп көрдүүбү?

Адамдар дайыма өздөрү билген маалыматтарды жазып, кийинки муундарга калтырып кетүүгө умтулушкан. Муну дээрлик бардык мамлекеттердин тарыхы көрсөтүп турат. Жазуунун эң жөнөкөй жана түшүнүктүү түрү сүрөттөр болгон. Байыркы адамдар сүрөттөр аркылуу кайсы бир окуяны баяndoого аракет кылышкан. Мезгилдер өтүп сүрөттөр шарттуу маанини билдирип, аны жөнөкөй белгилер менен көрсөтүүгө өтүшкөн. Ошентип шарттуу белгилер тамгалардын, андан ары биз билген жазуунун пайда болушуна алып келген.



## Суроолорго жооп бер

1. Тамгалар кантип пайда болгон?
2. Байыркы адамдар алгач эмнеден пайдалагышкан?
3. Шарттуу белилерден эмнелер пайда болгон экен?



## Сүрөт менен иштөө

Сүрөт негизинде сүйлөм түзүп жаз.





Сен колдонгон шариктүү ручка 1938-жылы венгриялык журналист Ласло Биро тарабынан ойлоп табылган. Айтымында, Биро шар ойнот жаткан балдарды күзөтүп отуруп, кызыктай ойго келген. Анткени, карап көрсө, көлчүккө түшкөн шар тоголонуп, жерде из калтырып жатыптыр. Мына ошондо анын оюна кичинекей шарчаны абада кургап калбай турган боёкко матырып ручканын учунга орноттуу идеясы келет. Бирок биринчи шариктүү ручканы Париж шаарында өз ойлоп табуусу катары каттатууга жетишет. Бирок, жардымылыгы себеп ал ушул уруксат кагазын Американын «Parker» фирмасынын атына өткөрүүгө мажбур болгон.



### Суроолорго жооп бер

1. Ар күнү жазып жаткан ручкаң кандай пайда болгон?
2. Ручканы ким ойлоп тапкан?
3. Жардымылык дегенди кандай түшүнөсүң?



### Грамматикалык тапшырма

Төмөндөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түз.

РУЧКА

ШАР

ЛАСКО  
БИРО

ПАРИЖ



Өз тарыхынды билбей туруп улуу келечек кура албайсын. Муну ақылыңа бекем түйүп ал. Анткени биз жашаган ушул куттуу Өзбекстандын аймагында канчалаган күчтүү мамлекеттер, зор шаарлар болгон. Алардын бири Афрасияб шаары. Ал Согдияна аттуу гүлдөгөн мамлекеттин борбору болгон. Афрасияб азыркы Самарканد шаарынын эски аталышы. Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкандыктан, шаарда соода кызуу жүрүп турган. Кол өнөрчүлүк, маданият, илим-билим аябай өнүккөн. Элестет, мындан 800 жыл мурда бул шаарда коргошундан жасалган түтүктөрдө суу жүрүп, көлмөлөр, мончолор иштеп турган. 13-кылымда Чыңғызхандын аскерлери шаарга кирген коргошун түтүктөрдү бузуп, әлди суусуз калтырган. Шаарга бастырып кирип, аны таптакыр кыйратып салган. Аман калган эл суусуз калган шаарды акырындап таштап кетип, шаар урандыларга айланып калган. Адамдар Афрасиябын жанына жаңы шаарды түптөшкөн жана ал Самарканд деп атала баштаган. Азыр окумуштуулар Афрасияб шаарынын урандыларын изилдеп жатышат.

Гайратбек Токтобаев



### Суроолорго жооп бер

1. Афрасияб деп кайсы шаарды аташкан?
2. Мындан 800 жыл мурда шаар кандай эле?
3. Шаардын элин ким суусуз калтырды?

### Сүйлөмдүн түрлөрү

#### Жай сүйлөм

Самарканд кооз шаар.

#### Суроолуу сүйлөм

Сен кандай шаарларды билесин?

#### Илептүү сүйлөм

Гүлдөй бер, Самарканд шаары!

#### Буйрук сүйлөм

Муну ақылыңа бекем түйүп ал.

**Топтордо иштөө. Топтор адам аттарын катыштырып сүйлөм түзүшөт.**



Өзбекстандын бай тарыхка, түркүн маданиятка ээ шаарларынан бири Кокон. Ал Кокон хандыгынын борбору болгон. Фергана өрөөнүнүн соода, өнөр-жай, саясат жана маданият очогу саналган. Кокон хандыгы чыгышта Кытайдын Кашкар, түндүктө Казакстандын Сайрам, түштүктө Тажикстандын Хоженд, батышта Ташкент, Самарканд шаарларын өзүнө камтыган чоң мамлекет болгон. Кокон ордосунда өзбек, кыргыз, кыпчак, тажик улутунун чыгаан уулдары мартабалуу кызматтарда иштешken. Алардын бири айтылуу Алымбек Датка. Ал 32 жашында Андижан шаарын башкарған. Кийинчерәэк Ошту, кыргыздар жердеген бүтүндөй Алай аймагын көзөмөлдөгөн. Анын өлүмүнөн кийин бул кызматты анын аялы Курманжан Датка уланткан. Курманжан Датка өзүнүн адилеттүүлүгү, калыстыгы, акылмандыгы менен таанылган кыргыз аялдарынын бири болгон.



### Жай сүйлөм

Ойду жайынча баяндаган сүйлөм **жай** сүйлөм деп аталат.  
Жай сүйлөмдүн аягына (.) чекит коюлат.



### Суроолорго жооп бер

1. Кокон кандай шаар болгон экен?
2. Алымбек Датка ким болгон?
3. Курманжан датка энебиз кантип таанылган?



### Сүрөт менен иштөө

Сүрөттөргө сүйлөм түзүп, дептерине жаз.



...аман иштен ыраак бол,  
 ...та Журтка кубат бол,  
 ...араңғыда чырак бол,  
 ...ылдыр аккан булак бол,  
 ...нтымакка ынак бол.  
 ...куп бойго жеткенде,  
 ...ызмат кылгын мекенге,  
 ...шул жагын бекемде.  
 ...улут тоспой күнүндү,  
 ...мүр сүргүн көнүлдүү.  
 ...аарын камдап кең Мекен  
 ...с, өскүн дейт, төгүнбү?  
 ...үлдөй жайнап дагы да,  
 ...лгү болуп баарына,  
 ...азмундуу сүр өмүрдү!



### Суроолорго жооп бер

1. Коюлган тамгаларды тигинен окудуңбу?
2. Кандай сүйлөм жашырынган э肯?
3. Өзүң да ушундай ыр түзүүгө аракет кылып көрчү.



### Грамматикалық тапшырма

Үрдүн төрт катарын эске тутуун боюнча жаз.

### Тилибизди жатыктырабыз

Бул – Байыштын сагызы,  
 Бул – Самыштын кайышы.



Улуу даанышман, ақылман, ойчул, атактуу дарыгер Ибн Сина 980-жылы 16-августта Бухарага жакын жердеги Афшана айылында жарык дүйнөгө келген. **Бала чагынан эле медицина илимине кызыга баштайт.** Ибн Сина 12 жашка толо элегинде эле өз доорунун белгилүү дарыгерлеринен таалим алган.

Он алты жашында оорулуу адамдарды дарылоо менен тажрыйбасын ашырып барат. Ал өз доорунун атактуу илимпозу, философ, дарыгер, ақын катары даңкы чыккан.

**Жаш дарыгер Бухаранын эмирин катуу оорудан айыктырат.** Эмир ага Бухарадагы эң белгилүү китепканасынан эркин колдонууга уруксат берет. **Ошентип Ибн Сина Бухарадан окуп, терең билим алат.** Илим-билимдин бардык тармагы боюнча 450 дөн ашуун китең жазган. Улуу ойчул 57 жашында Хамадан шаарында каза болот.

Биз мекенибиздин улуу инсандары менен ар дайым сыймыктанабыз.



### Суроолорго жооп бер

1. Ибн Сина жөнүндө эмнелерди билип алдың?
2. Ким ага эң белгилүү китепканадан колдонууга уруксат берет?
3. Сен дагы кайсы улуу инсандарыбызды билесин?



### Грамматикалық тапшырма

Белгиленген сүйлөмдөрдү көчүрүп жаз. Булар кандай сүйлөмдөр?



### «Сөздөн сөз кура» оюну.

Тапкан сөздөрүнө сүйлөм түз.

Д А Р Ы Г Е Р

Улуу колбашчы, белгилүү мамлекеттик ишмер, эмир Амир Темур Шахризабз шаарына жакын Ходаилгар айылында 1336-жылы 9 апрелде туулган. Атасы Амир Тарагай, апасы Такина улуунун чыныгы инсан болушунда көп салым кошушкан. Амир Темурдун жаштыгы Кеш шаарында өттү. Жаш кезинен Амир Темур ат минүү, мергенчилик, жаа атуу жана атайын оюндар менен машыккан. Ал эр жүрөк жоокер болуп чоңойгон. Мүнөзү боюнча момун, сабырдуу, терең ой жүгүртүүчү, өтө акылдуу жана түшүнүктүү адам болгон. Анын нускалуу сөздөрү ар бир инсандын жүрөгүнөн орун алган.



**Жазылган нерсе урпактар эсинде,  
Аткарылган иштен да узагыраак сакталат.**

**Бир таякты сыңдырууга болот,  
Көп таякты ийип да болбойт.**

Акылдуу душман, акылсыз достон жакшыраак.

**Бүгүнку ишти эртеңкиге калтырба.**

Мергенчи ууда билинет, баатыр жоодо билинет.

**Башка кылыш келсе да, калп сүйлөбө.**

Жакшы адам журт курат, жаман адам журт бузат.

**Эң бийик имаратда жерден баштап курулат.**



### Суроолорго жооп бер

1. Амир Темур каерде качан туулган?
2. Жаш кезинен эмнелер менен машыккан?
3. Ал кандай мүнөзү боюнча кандай адам болгон?



### Грамматикалык тапшырма

Нускалуу сөздөрдү көчүрүп жаз.



Билесиңби, сен албетте билесин!  
Кантип айтат япондордун күрөшүн?

□□□□

Билесиңби, сен албетте билесин!  
Айлананы эмне менен чиесин?

□□□□□□□

Билесиңби, сен албетте билесин!  
Чөптүү кайсы курал менен үйөсүн?

□□□□

Билесиңби, сен албетте билесин!  
Күшпү, айбанбы токойдогу сүлөөсүн?

□□□□□

Билесиңби, сен албетте билесин!  
Кыргызча айтчы жүргүнчүнүн билетин?

□□□□□

Билесиңби, сен албетте билесин!  
Ат чабышта кандай атты минесин?

□□□□□

Билесиңби, сен албетте билесин!  
Көчө жактан үйгө кайдан киресин?

□□□□□□□



## Суроолорго жооп бер

1. Суроолорго жооп берүү менен жашырынган сөздөрдү тап.
2. Бул сөздөр менен мурда тааныш белен?
3. Ырда берилген жаңы сөздөрдү сөздүк катары жазып ал.

### Суроолуу сүйлөм

Суроо маанисинде айтылган сүйлөм **суроолуу сүйлөм** болот.  
Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси (?) коюлат.

**Мисалы:** Сен канча жаштасың?




## Грамматикалық тапшырма

Ырдагы суроолуу сүйлөмдөрдү көчүрүп жаз.



Жашыл түстөгү буюмду көрсөң эсине чөптөр, дарактар жана жаз мезгили келе түшөт. Сары түстү карап Күндү көргөндөй болосун. Кызық, эмне үчүн? Сүрөт сабагынан жылуу жана муздак түстөр жөнүндө окуган болсоң керек. Сүрөтчүлөр түстөрдүн айкалышынан чебердик менен пайдаланып, кооз сүрөттөрдү тартышат. Алар тарткан сүрөттөргө карап кышта жайдын аттабын же жаздын жагымдуу илебин туюуга болот. Мындай чебердик менен сүрөт жаратуу үчүн айланана ар дайым байкоо жүргүз. Көргөн нерселериңди эстеп калууга, элестетүүгө аракеттен. Анан да көп кайталап сүрөт тартуу сүрөтчүлүк шыктын артуусуна себепкер болот.



### Суроолорго жооп бер

- Сен сүрөт сабагында кандай сүрөттөрдү тарткансың?
- Сүрөт тартууда кандай түстөрдөн пайдаланууну жакши көрөсүң?
- Азыркы учурда эмненин сүрөтүн тарттууну ойлодун?



### Грамматикалык тапшырма

Жай сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айлантырып жаз.

Жай сүйлөм	Суроолуу сүйлөм
Асема коёндүн сүрөтүн тартты.	Асема эмненин сүрөтүн тартты?
Патма жакши окуйт.	?
Үсөн апасына жардам берди.	?




Алишер Навай өз кийимин өзгөртүп бир жакыр жаш сүрөтчүнүн үйүнө келип, эшигин какты. Уруксат сурап үйгө кирди. Ичкериде шах Хусейин Байкаранын сүрөтүнөн да өзүнүн сүрөтү көп экенин көрдү. Танданып, сүрөтчүдөн сурады:

– Бул сүрөттөр кимдики? Сүрөтчү таазим менен жооп берди: Кол өнөрчүлөрдүн атасы Навай мырзаныкы, мен азыр ал инсандын алдында турам. Анда Навай мындай деди:

– Эмне үчүн ушул маалга чейин алдыма барбадыңыз? Сүрөтчү жооп берди:

– Эгерде барсам мага көп белек бермексиз. Анда мен өз сүрөттөрүмдү сизге гана сатмакмын. Бирок, Сиздин сүрөтүңүзгө кардар көп. Сиздин колдоонуздан көрө өз эмгегим жана мээнетим менен тиричилик кылууну туура көрдүм. Бул сөздөн улам Навай сүрөтчүнү колдоосуна алды. Бул жигит көлечекте Чыгыштын улуу сүрөтчүсү болуп таанылган Камалидин Бекзат эле.



### Суроолорго жооп бер

1. Алишер Навай кимдикине келди?
2. Сүрөтчү кимдин сүрөттөрүн көп тарткан экен?
3. Эмне үчүн ал Навайнин алдына барбаган?



### Грамматикалык тапшырма

Чыгармадагы суроолуу сүйлөмдөрдү көчүрүп жаз жана өзүн да суроолуу сүйлөм түз.

Гапар Айтиев кыргыз элинин тунгуч сүрөтчүсү болгон. Ал көптөгөн белгилүү сүрөттөрдүн автору, кыргыз элинин сыймыгы. Сүрөтчү сыйкырдуу кыл калеми менен жаратылышты жандантырган укмуштуудай чыгармаларды жараткан.

Гапар Айтиев тартипти жана тыкандыкты жактырган. Ал 72 жыл өмүр сүргөн. Анын тарткан сүрөттөрү дүйнөлүк көргөзмөлөрдө да сакталып келүүдө.

Ош шаарында Гапар Айтиев атынdagы балдардын сүрөт мектеби бар. Ал мектепте сүрөт тартууга жөндөмдүү, таланттуу балдар билим алышат. Ошондой эле Гапар Айтиев атынdagы музейде сүрөтчүнүн бир топ чыгармалары, дүйнөдөгү белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлган. Ал музейге жыл сайын көптөгөн өлкөлөрдөн саякатчылар келип турушат.



### Грамматикалык тапшырма

**Чыгармага өзүң суроо түз. Түзгөн суроону көчүрүп жаз.**

**Үлгү:** Гапар Айтиев ким болгон?



Сүрөттөгү улакты,  
Көрүп Канат кубанды.  
Эннесинин жанында,  
Ойнот жатат улагы.

Табиятка жан кирип,  
Күштар сайрап жаткандай.  
Эми гана күн чыгып,  
Ай уяга баткандай.

Күн нуруна бөлөнүп,  
Жайллоо кооз көрүнөт.  
Бак ичинде булбулдан,  
Сырдуу күүлөр төгүлөт.



### Суроолорго жооп бер

1. Бала сүрөттөгү эмнени көрүп кубанды?
2. Сүрөттө жаратылыш кандай сүрөттөлгөн экен?
3. Сүрөттөгү булбулдун сайраганын кантип билсе болот?



### Макалды жаттап, мааницин чечмелө

Адашкан сөздөрдү ордуна коюп, макалды оку жана  
дептерине жаз.

кыска

сөзү

акылдуунун

салса

нуска

айта

Дыйкан тузакка илинген бир бүркүттү көрүп калды. Анын көркөм күш экенине суктанып, тузактан куткарды. Кийинчөрээк бүркүт да дыйкандын кайрымдуулугуна жакшылық менен жооп кайтарды. Бир күнү ал дыйкандын кулайын деп турган дубалдын түбүндө отурганын көрдү. Учуп келип анын топусун алыш жөнөдү. Дыйкан ордунан ыргып туруп, бүркүттү кууй баштады. Бүркүт топуну таштап жиберди. Дыйкан топусун алыш, артына бурулса, өзү отурган дубал кулап түшүптур. Дыйкан бүркүттүн бул жакшылыгынан абдан ыраазы болду.



### Суроолорго жооп бер

1. Дыйкан бүркүткө кандай жардам берди?
2. Бүркүт эмне үчүн дыйкандын топусун алыш качты?
3. Сен дагы кимдир бирөөгө жакшылық кылгансыңбы?



### Грамматикалық тапшырма

Түшүп калган сөздөрдү ордуна коюп, сүйлөмдү толуктап жаз. Бул сүйлөмдөрдү суроо иретинде айтып бер.

Дыйкан тузакка илинген бир \_\_\_\_\_ көрүп калды. Анын \_\_\_\_\_ күш экенине суктанып, тузактан куткарды.

Бир күнү ал дыйкандын \_\_\_\_\_ деп турган дубалдын түбүндө отурганын көрдү. Учуп келип анын \_\_\_\_\_ алыш жөнөдү. Дыйкан ордунан ыргып туруп, \_\_\_\_\_ кууй баштады. Бүркүт \_\_\_\_\_ таштап жиберди.



Тилек менен Күшубек кошуна жашайт. Бир күнү алар жолду чандатып ойноп жүрүштү. Анан чарчашты.

— Чыбықтан ат кылышып минели, — деди Күшубек.

Экөө үйлөрүнө кетишти. Тилек короодогу талдан сыңдырайын деп ойлоду. Бирок аяды. Атасы көрсө тилдейт да. Анан ал Күшубектин короосун карады. Эч ким көрүнбөйт. Жашырынып келип, алардын талынан сыңдырып алды. Короонун тешигинен сойлоп чыгып келатса, алдынан Күшубек жолукту. Экөө сүзүшүп калышты. Ал дагы талдан сыңдырып алыштыр. Тааныды, көрсө, Күшубек да өзүнүкүн аяп, Тилектин короосунан сыңдырганын түшүндү. Күшубек да түшүндү. Ошентип, экөө бири-биринен аябай уялып калышты. Анан ойнобой эле үйлөрүнө кетип калышты.

Сулайман Рысбаев



### Суроолорго жооп бер

1. Тилек менен Күшубек каерде жолугушуп калышты?
2. Эмне үчүн балдар ойношподу?
3. Алар эмнеден уялып калышты?

#### Буйрук сүйлөм

Буюруу иретинде айтылган сүйлөм **буйрук** сүйлөм деп аталат.

**Мисалы:** Самина, китебинди оку.



### Грамматикалык тапшырма

Жай сүйлөмдү суроолуу жана буйрук сүйлөмгө айлантырып жаз.

Жай сүйлөм	Суроолуу сүйлөм	Буйрук сүйлөм
Тилек ойноду.	Тилек ойнодубу?	Тилек ойно.
Күшубек талды сыңдырды.	Канат талды сыңдырдыбы?	?
Үйлөрүнө кетишти.	?	?
?	?	?



### Макалды жаттап, маанисин чечмелөө

Укпайт деп, ушак айтпа,  
Көрбөйт деп, уурулук кылба.





Адептүү баламын,  
Айтса, тил аламын.  
Бир жакка жумшаса,  
Буйдалбай б.р...ын.

Көргөндө адамды,  
Жай шилтеп кадамды.  
Алдында чыкыйып,  
Айтамын с...м.ы.

«Көп жаша, уулум! – дөп,  
Кетет ал күлүндөп»  
Кубантып далайды,  
Кубанчу к...м к.п .

*Абзий Кыдыров*



### Суроолорго жооп бер

- Түшүп калган тамгаларды таап ырды оку.
- Ырдагы кандай бала?
- Улуулардын батасын алуу үчүн эмне кылуу керек?



### Грамматикалык тапшырма

**Ырдын негизинде буйрук сүйлөм түзүп жаз.**

**Үлгү:** Адептүү бала бол.



Балдар ырлары – элдик оозеки чыгармачылыктагы балдарга арналып, балдар үчүн ырдалуучу чыгармалар. Мындай ырлар күлкүлүү, тарбиялық мааниси күчтүү, түшүнүүгө жеңил болгон да, көбүнчө балдар арасында кеңири таралган. «Үркөр-үркөр топ жылдыз», «Курбака», «Желе тарт», «Торпогум» ырлары балдар ырларына кирет. Балдар ырлары бешик ырлары, оюн ырлары, айтыш ырлары түрүндө көбүрөөк болгон. Балдар ырлары балдарды Ата Мекенин сүйүүгө, адептүү болууга, ата-энени урматтоого, жан-жаныбарлар менен дос болууга, боорукерликке тарбиялайт.



### Суроолорго жооп бер

1. Балдар ырлары кимдер үчүн жазылат?
2. Үрлар балдарды әмнеге тарбиялайт?
3. Сен кандай ырларды билесин?



### Сүрөт менен иштөө





Жерде жүрбөй жөрмөлөп,  
Тургун бөбөк, тур бөбөк.  
Төрөлгөнгө жыл маалы,  
Жакын калган өндөнөт.

Коркпо, коркпо калтырап,  
Колуң сұна калчы бат.  
Күтүп турат келечек,  
Күн нурундај жаркырап.

Болсун жакын аралық,  
Бол отурба каранып.  
Жеңиштерге әкөөбүз,  
Жетелешип барады.



### Суроолорго жооп бер

1. Үр кимге арналған?
2. Кичинекей бөбөкту басууга кантип үйрөтсө болот?
3. Сен дагы бөбөгүндү жетелеп бастыргынсыңбы?



### Грамматикалық тапшырма

Үрдагы сөздөрдү ажыратып жаз. Буйрук сүйлөмдөрдү айтып бет.

Жердежүрбөйжөрмөлөп,  
Тургунбөбөк, турбөбөк.  
Төрөлгөнгөжылмаалы,  
Жакынкалганөндөнөт.



Жай мезгили. Досум экөөбүз талаада ойнап жүргөнбүз. Калың чөптөргө жетип келдик. Чырылдап бир чымчык учуп чыга калды. Ал биздин өйдө жагыбызыда айланып учуп **жүрдү**. Биз абалай басып келип, узун чөптөрдү ачып карадык. Ал жердеги жанагы чымчыктын уясы бар экен. Досум экөөбүз уяга кол тийгизбей, артка кайттык.

Көп өтпөй уяда балапандар пайда болду. Биз уяга тез-тез келип турдук. Балапандар бизге көнүп калышты. Алар бизден коркушчу эмес. Балапандар чоңоюп, уясынан учуп кетишти. Биз шаарга жөнөп кеттик. Досум экөөбүз жайдын ысық күндөрүн жана уядагы балапандарды көп эстедик.



### Суроолорго жооп бер

1. Балдар чөптүн арасынан эмнени көрүп калышты?
2. Эмне үчүн балапандар балдардан коркушчу эмес?
3. Канаттуулар бизге кандай жардам беришет?



### Грамматикалық тапшырма

Көк менен жазылган сүйлөмдөрдү буйрук сүйлөмгө айлантырып жаз.



Бийик максат жарагып,  
Биргэ өсүп барагык.  
Бийлеп, ырдап көңүлдүү,  
Биздин сонун балалык.

Кыялга батабыз,  
Кызык сыр ачабыз.  
Бат эле өссөк деп,  
Бүт баарыбыз шашабыз,  
Биз баарыбыз шашабыз.

Биздин ата-энебиз,  
Айга күнгө теңибиз.  
Жарасак деп намыска,  
Жакшы окуп келебиз.



### Суроолорго жооп бер

1. Балдар эмне үчүн бат эле өсүүнү каалашат?
2. Ата-энесинин эмгегин актоо үчүн кандай бала болуу керек?
3. Үрдү музыкасы менен ырдоону үйрөн.



### «Сөздөн сөз жаса» оюну.

Жасаган сөздөрүндү катыштырып буйрук сүйлем түзүп жаз.

Б

А

Л

А

Л

Ы

К



Асыл иниси менен синдисин кийиндирип алып, көчөгө чыкмай болду. А Азамат менен Жыпара эринишип тез кийинбеди. Анда Асыл аларга:

– Ким биринчи кийинсе, көчөдөн балмұздак сатып берем, – дейт.

Балмұздак дегенде экөө төң шашып кийине башташты. Улуу әмеспи, Жыпара тез эле кийинип бүттү, «Мен биринчи кийинип бүттүм» деп Азатка карады. Анда Азат, артта калсам, балмұздак жебей каламбы – деп, бышактап жибербедиби.

Эжеси аны көрүп:

- Дагы ким биринчи кийинди? – деде.
- Эми мен биринчи ... – деп Азат сүйүнүп кетти.



### Суроолорго жооп бер

1. Эжеси иниси менен синдисине эмне алып берем деди?
2. Азат эмне үчүн ыйлады?
3. Асыл кандай кыз экен?

#### Илептүү сүйлөм

Кубануу, өкүнүү, бата берүү жана чакырык иретинде айтылган сүйлөмдөр **илептүү сүйлөм** деп аталат.

Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси (!) коюлат.

**Мисалы:** Дүйнөдө тынчтык болсун!



### Грамматикалық тапшырма

#### Схема боюнча сүйлөм түзүп, жаз.

Кубануу: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Кубаттоо: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Өкүнүү: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Бата: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

**Үлгү:** Кубануу: Бах, кандай таза аба!

– Мен жакшы көрөм гүлдөрдү, – деди Асылбек гүлдөрүнө суу жайып.

– Сенден мен жакшы көрөм! – деди. Бектур мактанып, гүлдөрүн жыттагылады, өпкүлөдү. Ошентти да гүлдөрдү тарсылдатып үзө баштады:

– Мен катып коём.

Эртеси караса «катып койгон» гүлдөрүнүн өңү өчкөн, соолуган. Бул әмнеси? Асылбек гүлдөрүнө суу сәэп жүрүптыр. Гүлдөрү кечәекиден да көп, кызыл-тазыл.

Гүлдөрү да күлөт, өзү да күлөт:

– Мен гүлдөрдү жакшы көрөм, үзбәйм, багам. Буга Бектурдун ичи күйдү, ыйлады. Гүлдөрү да шүмүрөйдү, соолуп жатты. Кимиси гүлдөрдү жакшы караган?



### Суроолорго жооп бер

1. Асылбек гүлдөрүн кантип карады?
2. Бектур гүлдөрдү жакшы көрөбү?
3. Чындалп әле кимиси гүлдөрдү жакшы караган?



### Грамматикалық тапшырма

Теманын негизинде жай, суроолуу, буйрук, илептүү сүйлөмдөргө сүйлөм түзүп жаз.



Кызыл-тазыл жайнаган,  
Гүлгө толгон айланам.  
Гүлгө оонайт күчүгүм,  
Моюнунан байлаган.

Менден күлүк, тыңыраак,  
Ал жеткирбейт зымырап.  
Кооз гүлдүн жытына,  
Жыргап оонап, жыгылат.



«Акылтай» балдар журналынан



### Суроолорго жооп бер

1. Бала күчүгү менен кантип ойнойт экен?
2. Сенин да күчүгүн барбы?
3. Жаныбарлар менен кантип дос болуу мүмкүн?



### Грамматикалык тапшырма

Төмөндөгү бата берүүдөгү илептүү сүйлөмдөрдү дептерине көчүрүп жаз.

**Колго суу куйган балага бата берүү:**

Булактай тунук бол,  
Төбөсү бийик улук бол!  
Кичүүгө өрнөк бол,  
Жакшылыкка өнөк бол!  
Эне сүтүн актаган,  
Эр-азамат жигит бол!  
Келечекке билик бол!, — деп алкоо айтылган.



Илгери бир кедейдин баласы байдын баласы менен чүкө ойноп жатып, чүкөлөрдүн баарын уттуруп жиберет. Жалгыз сакасын кармап алыш ыйлап отурса, көз жашы сакасына төгүлөт.

Ыйлап отуруп: «Менин да жүздөгөн коюм болсо эмне», – деп кыялданып жатып уктап калат.

Эртең менен эрте ойгонуп, бала өз көзүнө ишенбейт. Тегерете койлор жуушап жатат. Койлорду үйүнө айдал келет. Бул укмушту ата-энесине жана чүкөсүн уттурган байдын баласына айтып берет.

Байдын баласы атасына болгонун айтат. Ошондо сырдын бары сакада экенин билип, дагы байыгысы келет да, «тиги жолдош балаңдын сакасын бут чүкөндү берсең да, бир койго сатып алсаң да алыш кел», – дейт. Эртеси бала бут чүкөсүн бир сакага алмашып, атасына алыш келип берет. Аны бай менен баласы экөө төң таң атканча тирмийип тиктеп отуруп, таңга жуук уктап кетет. Эртең менен турса бут малы кырылып калган болот. Ачусу келген бай саканы отко ыргытат.

Жалынданган оттон он эки айры мүйүздүү бугу чыгып, токойго кирип кетиптир.



### Суроолорго жооп бер

1. Балдар эмне оюн ойношту?
2. Кедейдин баласы эмнеге ыйлады?
3. Бай менен баласынын тилеги аткарылдыбы?



### Грамматикалык тапшырма

Кубанууга, өкүнүүгө, бата берүүгө илептүү сүйлөмдөр түз.



Булбул сайрап бактагы,  
Бүчүр байлап шак дагы.  
Кытыгылап сезимди,  
Күлөт тура жаз дагы.

Түркүн-түркүн гүл ачып,  
Асман ачык, күн ачык.  
Сур булуттар кечээки,  
Кетишиптириң кыр ашып.

Көгөөн учуп кыңылдап,  
Чегирткелер чырылдап.  
Айтор, бары жайдары,  
Өз тилинде ыр ырдап.



### Суроолорго жооп бер

1. Үрда кайсы мезгил сүрөттөлгөн?
2. Керемет учур деп кайсы айды айтабыз?
3. «Өз тилинде ыр ырдап» дегенди кандай түшүнөсүн?



### Грамматикалық тапшырма

Төмөндөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түрлөргө боюнча сүйлөм түзүп жаз.

Жай сүйлөм	Суроолуу сүйлөм	Буйрук сүйлөм	Илептүү сүйлөм
булбул	майрам	китеп	Өзбекстан



Мекенибизде ар бир майрам жогорку деңгээлде өткөрүлөт. Ошондой майрамдардын бири 9-май «Эскерүү жана кадырлоо» күнү. Эскерүү – ата-бабаларыбызга болгон урмат. Ошондуктан бул майрамда мекенибиздин келечеги үчүн, тынчтыгы, биримдиги үчүн жанын курман кылган инсандарды эскеребиз. Булар биздин тарыхыбыз, улуу мурасыбыз. Анткени тарыхсыз келечек жок. Өткөндөрдү эскериپ, алардын Мекен үчүн аткарған иштерин эске алабыз.

Ошондой эле Ата журтубуздун өнүп-өсүшүнө чоң салым кошкон ардагерлерден кабар алабыз. Инсан эскерүү менен тирик, кадырлоо менен улук. Силер да айылыңардагы ардагерлерден кабар алууну унупагыла.



### Суроолорго жооп бер

1. 9-май кандай майрам?
2. Эскерүү деген эмне? Кадырлоо деген эмне?
3. Айылыңдагы ардагерлер жөнүндө эмнелерди билесин?

**Кайсы түс биринчи?**

**Булар биздин тарыхыбыз, улуу мурасыбыз.**

**Инсан эскерүү менен тирик, кадырлоо менен улук.**

**Силер да ардагер мугалимдерден кабар алууну унупагыла.**

**Мекенибизде ар бир майрам жогорку деңгээлде өткөрүлөт**

**Эскерүү – ата-бабаларыбызга болгон урмат.**



### Грамматикалық тапшырма

**Ар бир сүйлөмдүү сүйлөм түрлөрүнө айлантып жаз.**



**Машина айдоочулар** эреже буюнча так жүрүгө аракет кылышат. Себеби айдоочуларга жолдо жүрүүнүн эрежесин так окутуп, анан машина айдоо укугун беришет. Жалаң гана машина айдоочулардын жол эрежеси эмес, жөө жүргөн адамдардын да жолдо жүрүү эрежеси бар. Аңдыктан жол эрежесин окуп үйрөнүп, аны ар дайым так сактоо биздин милдетибиз. **Машина жолдорунун жээктеринде топ ойноо мүмкүн** эмес. Себеби топ жолго чыгып кетет. Ошондуктан атайын балдар үчүн курулган стадиондордо ойногула. Ошондой эле биз жөө жүрүү эрежесин так билбесек, анда жол эрежесин бузуп, көптөгөн кырсыкка кабылышыбыз мүмкүн. Өзүбүздүн өмүрүбүзгө, ден соолугубузга жана машина айдоочуга зыян жеткирбөө үчүн жол эрежелерин мыкты үйрөнөлү.



### Суроолорго жооп бер

1. Кимдерге машина айдоо укугу берилет?
2. Жөө жүргүнчүлөр кандай эрежелерди билүүсү керек?
3. Жолдун жээгинде эмне үчүн ойноо мүмкүн эмес?

#### Сүйлөмдүн ээси

Сүйлөмдүн ээси сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип, ким? эмне? кимдер? эмнелер? деген суроого жооп берет.

Мисалы: Калыс мектепке барды.



### Грамматикалық тапшырма

Көк менен жазылган сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, эзинин астын сыйз.

Эмне десе атакем,  
Эки айттырбай угамын.  
Алыс ойноп кетпестен,  
Апамды ойлоп турамын.

Машиналар көп өткөн,  
Чоң жол болот көчөбүз.  
Светофор жапжашыл,  
Күйгөн кезде өтөбүз.

Сарысы күйсө камданып,  
Кызылы жанса токтойбүз.  
Туура эмес өтүп көчөдөн,  
Машина жолун тоспойбүз.



Каныбек Жунушев



### Суроолорго жооп бер

1. Светофор бизге кандай жардам берет?
2. Светофорду кайсы көзү жанганда жолду кесип өтүү мүмкүн?
3. Сен дагы кандай жол белгилерин билесин?



### «Чачылгын тамгалар» оюну.

Тамгалардан сөз жаса.

F R E O T O C B



### Грамматикалық тапшырма

Жасаган сөзүнө сүйлөм түз, ээни тап.



### Табышмак

Сүйлөгөндү билбейт,  
Бирок «Токто, жүр» дейт. (С...)



Дем алыш күнү. Азamat менен Элбек бүгүн роликте учуп ойноону макулдашысты. **Алар колдоруна роликтерин алып, көчөгө чыгышты.** Атайын тосулган сейил бакты көздөй бара жатышкан эле.

Бир кезде чоң жолдун жәэгінде тынымсыз өткөн машиналардан өтө албай турған карыяга көздөрү түштү. **Азamat менен Элбек карыяга жардам берүүнү чечишишти.** Алар карыянын жанына келишип:

– Чоң ата, бул жерден жолду кесип өтүүгө болбойт, – деди Азамат.

Ал эми Элбек:

– Себеби, бул жерде зебра сызыктары жок. Мындај жерден өтүүгө мүмкүн эмес, – деди.

– Ооба, балдарым, карылык экен, жалгыз өзүм бара албай жатпаймынбы?

– **Биз сизге жардам беребиз.** Жүрүнүз, чоң ата.

– Макул, балдарым. Силер акылдуу, эстүү балдар турбайсыңарбы, – деп жылмайды карыя.

**Балдар карыянын колунан кармап, атايын жүргүнчүлөр өтүү жолуна алып келишти.**

– Чоң ата, мына эми жолду кесип өтүүгө болот – деди Азамат.

– Балдарым, бул жерде жол чырактарына да көнүл бургула. Жол чырактын жашыл көзү күйгөндө, биз жолдон өтүп алабыз, – деди чоң ата.

Жолдон өтүп алган карыя:

– Баракелде балдарым, өмүрүнөр узун, келечегиңер кең болсун! – деп алаканын жайып, ак батасын берди. **Карыя алардын жасаган ишиненabdankubandы.** Жол эрежесин жакшы билген балдарды көпкө чейин карап турду.



## Суроолорго жооп бер

1. Азамат менен Элбек эмне қылууну чечишти?
2. Карыя эмне үчүн жолдон өтө албай турду?
3. Балдар карыяга кандай жардам беришти?



## Грамматикалык тапшырма

Көк менен жазылган сүйлөмдөрдөн ээни таап, көчүрүп жаз.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелөө

Дары – чөптөн,

Акыл – көптөн.






Жолдо жүрүү өзүнчө  
Жооптуу иш билгинин.  
Эрежени так сактап,  
Амал кылышп жүргүнүң.

Салып жолду иретке,  
Турат үч көз жол чырак.  
Кызыл, сары, анан да,  
Жашыл көзү жалтырып.

Кызыл күйсө эскертуү,  
Токто деген белги бу.  
Сары күйсө даярдан,  
Жашыл болсо койгун чу.

Кара жолдо ак сыйык  
Пианино өндөнөт.  
Мунун атын зебра дейт,  
Жөө адамды өткөрөт.



### Суроолорго жооп бер

1. Ырда кандай жол белгилери жөнүндө айтылган?
2. Сен дагы кандай жол белгилерин билесин?
3. Жол кырсыктарына кимдер күнөөлүү деп ойлойсун?



### Грамматикалық тапшырма

Түшүп калган сөздөрдү таап, ырды толуктап жаз.

Кара \_\_\_\_\_ ак сыйык  
өндөнөт.

Мунун атын \_\_\_\_\_ дейт,  
\_\_\_\_\_ адамды өткөрөт.





Балдар адамдар да машиналар да жол аракетчиси болуп әсептелет. Ар ким өз коопсуздугун өзү камсыздоосу зарыл. Ошондуктан сiler төмөнкүдөй эрежелерди билип алышынар керек.

1. Жолдон өтүүдө биринчи сол жакка, андан кийин он жакка карап аракеттен.
2. Дөңгөлөктүү велосипедде, роликте, конькилерде атайын ажратылган жерлерде ойно.
3. Светофор чырактарына көнүл бурууну унутпа.
4. Транспорт каттоо жолун кесип өтпө.
5. Атайын өтүүчү зебра жолунан өт.
6. Автобус, трамвай транспорттору токтогондон кийин аракеттен.
7. Ата – энендин уруксатысыз көчөгө чыкпа.



### Суроолорго жооп бер

1. Жол аракетчилери кимдер?
2. Коопсуздугубузду кантип камсыздоо мүмкүн?
3. Жол белгилерин айтып бер.

**Сүйлөмгө ээ болгон заттын атын билдириген сөздөр**  
**Жамгыр** жаады. **Құқұқ** өз атын айтып сайрады.



### Сүрөт менен иштөө

Сүрөттөр негизинде сүйлөм түзүп жаз жана ээниң астын сыйз.



### Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Жол эрежени сактайлы,  
Ден соолукту барктайлы.



Кыя бел, кыштак, шаардан  
Шашып кетет паровоз.  
Азық-тұлұқ, эл тартып,  
Бачым келет паровоз.

Темир жолго ойнобо!  
Тепсебейт деп ойлобо.  
Токтото албайт поездди,  
Темир жолду бойлобо!

Темир жолдон оолак бол,  
Оюн ойноор жер әмес.  
Унугпагын, сергек бол,  
Болбо сөзгө кенебес.



### Суроолорго жооп бер

1. Паровоз бизге кандай жардам берет?
2. Темир жолдо ойноого болобу?
3. «Болбо сөзгө кенебес»— дегенди кандай түшүндүң?



### Сүрөт менен иштөө

Сүрөт негизинде текст түз. Сүрөттөгү бала менен кыздын аракетинен эмнени байкадың?



### Грамматикалық тапшырма

Төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлем түзүп жаз, энин астын сыйз.



Үч аял булактын башында маектешип отурушкан эле. Бир аз илгериде карыя аялдардын өз балдарын мактагандарын угуп отурду. Аялдардын бири:

— Менин уулум ушунчалық жөндөмдүү. Ага бул жагынан эч ким тең келбейт. Өтө ийкемдүү. Жиптин үстүндө ойногонун бир көрсөнөр, — дейт. Аны уккан берки аял сөз талашып:

— Менин уулум үнүн бир уксанаңар, булбулдай сайрайт. Дүйнөдө анын үнүндөй үн жок болсо керек. Кудайдын бергени бу...

Булар минтип мактанып жатышканда үчүнчү аял үнүн чыгарган жок. Аялдар андан:


— Сен эмне баланды айтып мактабайсың? Анын эмнеси бар?

— деп сурашат. Анда тиги аял :

— Баламын бир артыкчылыгы жок. Жөн эле мактай беремби.

Анчалық мактоого татырлык тарабын көрбөдүм...

Аялдарошентип, чакаларын



араң көтөрүп, анда-санда тынып, эс алып бара жатышты. Ийиндери талыккан эле. Ушул кезде алдыларынан уулдары чыгышты.

Бириңчи бала дароо колдоруна туруп, түркүн-түркүн кыймылдарды жасап жиберди. Аялдар буга маашыр болуп алкып жатышты: «Баракелде! Өнөрүң өссүн!»

Экинчи бала булбулдукундай мукам үнү менен созолонтуп бир ырдады дейсин, аялдардын көздөрүнө жаш толуп, шыпшынып тыңдашты.

Акыркы бала жүгүрүп келип, энесинин колунан чаканы алып, үйүнө көтөрүп кетти. Аялдар баятан бери карап турган аксакалга кайрылышып:

– Балдарыбыз кандай экен? – дешти.

Карыя чочугансып:

– Балдарыңарбы? Мен аларды көргөн жокмун. Бир эле баланы көрдүм.

Энесинин колунан чакасын алып үйүнө кетти. Аны сурасаңар абдан жактырдым...



## Суроолорго жооп бер

1. Аялдардын балдарынын кандай өнөрлөрү бар экен?
2. Эмне үчүн үчүнчү аял баласы жөнүндө айтпады?
3. Карыя эмне үчүн бир эле баланы көрдү

**Сүйлөмдө ээниң милдетин аткарған адам аттары**  
Карыя кудуктун жанында отурган.



## Грамматикалық тапшырма

Тексттеги ким? деген суроого жооп берген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түз. Аларга ат кой.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे


Эне-атанды сыйласаң,  
Күндө аласың, батаны.  
Эл-журтунду сыйласаң,  
Алар түзөйт катаны.





Кара мончок карагат,  
Кандай болуп жарапат?  
Жегинди эле келтирең,  
Жеген сайын аралап.  
Карагат, карагат,  
Кара мончок карагат.

Тоого балдар барышат,  
Тойгончо жеп алышат.  
Кечте тарап келишип,  
Томолонуп калышат.  
Карагат, карагат,  
Кара мончок карагат.



### Суроолорго жооп бер

1. Карагат кандай болот?
2. Балдар карагатты қаерден терип жешет әкен?
3. Эмне үчүн карагатты мончокко окшотуп жатат?



### Грамматикалық тапшырма

Адам аттарын катыштырып «Карагат» ыры негизинде сүйлөм түзүп жаз.



### «Жубун тап» оюну.

Сүрөттөгү өсүмдүктөрдүн аттарын тап.

карагат малина жүзүм бүлдүркөн долоно кулпунай





Назгүл апасы менен дарыгердин көрүгүнөн өтүүгө барды. Ал жерде аябай адам көп экен. Назгүл апасынан:

– Апа, эмне үчүн бул жерде адам көп? – деп сурады.

Анда апасы:

– Кызыым, булар дагы бизге окшоп дарыгердин көрүгүнөн өтүүгө келишкен. Ар бир дарыгерге кириүдөн мурда кезек алыш, күтүп отурушат. Жүр кызыым, биз дагы кезек алалы, – деп, кезек алышты.

– Ар бир дарыгерге кезекке туруубуз керекпи? – деп таң калды Назгүл.

– Ооба, карегим, албетте кезекке туруп, кезегибиз келгенде дарыгерге кириүбүз керек – деп түшүндүрө кетти апасы.

– Кезекти суроодон мурда салам берип, сылыктык менен силер да кезекте турасыңарбы? Ким акыркы? деп кайрылуу керек. Кезекке туруу бул жерде эле эмес, башка жерлерде, мисалы, дүкөндөрдө, ашканаларда, театрларда да кездешет. Кезекке турбастык урматсыздыкка кирет. – деди.

Ошентип Назгулдүн апасы кызына кезекке туруунун адебин айтып түшүндүргөнчө, аларды мед айым чакырып калды.





## Суроолорго жооп бер

1. Назгұлдұ апасы қаерге алып барды?
2. Кезекке туруу жөнүндө әмнелерди айтып берди?
3. Кезекке туруунун кандай әрежелерин билесин?

### Сүйлөмдүн баяндоочу

Баяндооч әэниң қыймыл аракетин билдирет.

Мисалы: Сабира малина **терди**.



## Грамматикалык тапшырма

Тексттеги қыймыл аракетти билдирген сөздөрдү айтып бер.



## Сүрөт менен иштөө

Сүрөттүн негизинде қыймыл аракетти катыштырып, сүйлөм түзүп жаз.





### Суроолорго жооп бер

- Сүрөттө кимдерди көрүп жатасың?
- Коомдук жайлардагы кандай тартип эрежелерди билесин?
- Кезекке турууда эмнелерге көнүл буруу керек?



### Грамматикалык тапшырма

Сүрөттөргө сүйлөм түз. Ээ менен баяндоочту айтып бер.



## (Корейс эл жомогу)

Бир жаш дыйкан адам бою келе турган түрп жетишириптири. Ал түрптуу көп жылдардан бери иштеп келе жаткан акимге алышп барып, башын ийгенче мындай дептири:

– Улуу урматтуу акимим, бул жыл мага мол түшүмдүү жыл болду. Өзүм жетиширген түрптөрдүн эң чоңун сизге алышп келдим. Мүмкүн болсо ушуну кабыл алсаңыз экен.

– Мен аны ала албаймын. Аны өз пайдаң үчүн иштет, – деди аким.

– Андай эмес, урматтуу аким. Мен көп жылдан бери дыйканчылык кылам. Бул сиздин адилеттүүлүк менен акимдик кылышп жатканыңыз үчүн кудайдын бизге берген сыйлыгы. Андыктан, суранычымды жерде калтырбаңыз, – деди дыйкан. Аким кызматкеринен сурады:

– Бул жигитке белек бермекчимин, арзырлык бир нерсе барбы?

– Ооба, жакында бир дыйкан жалган жалаадан куткарғаныңыз үчүн ыраазычылык катары музоосун таштап кеткен эле, ошол бар, – деп жооп бериптири кызматкер. Аким дыйканга:

– Үйүндө уюң барбы?

– Жок, али сатып ала алганым жок.



– Андай болсо, колу ачыктыгың үчүн бул музоону сага тартуу кылам – дептир аким.

Күтүлбөгөн жакшылыктан толкунданган дыйкан музоону алып үйүнө кайтыптыр. Бул кабар заматта бүткүл айылга тараптыр. Жигиттин ичи кара коңшусу бул жаңылыкты угуп «Бир түрпкө бир музоо берсе, мен үйүмдөгү эң чоң чочкомду акимге тартуу кылам. Ошондо ал мага чоң өгүз берсе керек!» – деп ойлоптур.

Ал чочкосун жетелеп акимдин үйүнө жол алыштыр.

– Улуу урматтуу аким, көптөн бери чочко багам, бирок мындай чоң чочкону биринчи көрүшүм. Бул адилеттүүлүгүнүз үчүн кудайдын берген белеги эмеспи?

Сураныч, чын дилден алып келген белегимди алышыз, – дептир. Бул жолу аким белекти сөзсүз кабыл алыштыр. Кызматкерин чакырып андан сураптыр:

– Сыйлаганга арзырлык белегин барбы?

– Ооба, бар. Бир нече күн мурда жаш дыйкан жигит бул жыл дыйканчылык жакшы болду, деп алып келген түрп бар, – деп жооп бериптир кызматкер.

Ичи кара дыйкан жасаган ишинен бушайман болуп, өкүнүп калыштыр.



## Суроолорго жооп бер

1. Дыйкан эмне үчүн түрптуу акимге алыш барды?
2. Аким дыйканга эмне берди?
3. Кошнусу акимден эмнени үмүт кылып барды эле?

Топторго бөлүнүп, эки дыйканга мүнөздөмө бергиле.



## Грамматикалык тапшырма

Аким, дыйкан, түрп, чочко сөздөрүн катыштырып ээ, баяндоочко сүйлөм түз.

*O'quv nashri*

A.To'ychubayeva, A. Yunusaliyeva, A. Zulpixorova,  
G. Eltuydiyeva, M. Kuganova

## **ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI**

*(Qirg'iz tilida)*

Umumiy o'rta ta'lif maktablarining 2-sinfi uchun darslik  
(2-qism)

Редактору *Кайратбек Токтобаев*  
Сүрөтчусу *Сайдов Абдувохид*  
Техникалык редактору *Акмал Сулайманов*  
Көркөм редактору *Сарвар Фарманов*  
Дизайнер *Иброхим Пулатов*  
Корректору *Шерматова Гүлзада*  
Компьютерде беттеген *Иброхим Пулатов*

Басууга уруксат берилди 25.10.2021. Форматы 60x84 1/8.  
Arial гарнитурасы. Кегли 18 шпондуу. Офсеттик ыкмада  
басылды. Шарттуу басма табагы 13,95.  
Эсептик басма табагы 10,43. Тиражы \_\_\_\_\_. Буюртма № \_\_\_\_\_.  


№	Окуучунун аты-жөнү	Окуу жылы	Окуу китебинин алынган дагы абалы	Класс жетекчиси-ниң колу	Окуу китебинин тапшырылгандагы абалы	Класс жетекчи-сисинин колу
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылышынын аягында кайтарып алынганда жогорудагы жадыбал класс жетекчisi тарабынан баалоонун төмөнкү критерийлеринин негизинде тотурулат:**

Жаңы	Окуу китебин пайдаланууга алгачкы жолу берилгендерги абалы.
Жакшы	Мукабасы бүтүн, китептин негизги бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, жыртылбаган, жылбаган, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
Канааттан-дырарлуу	Мукабасы эзилген, бир аз чийилип, беттери тытылган, китептин негизги бөлүгүнөн ажыраган түрү бар, пайдалануучу тарабынан канааттандырарлуу даражада ондолгон. Ажыраган барактары кайра желимделген, айрым беттерине чийилген.
Канааттан-дырарлуу эмес	Мукабасы жыртылган, бетине чийилген, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок, канааттандырарлуу даражада ондолбогон. Барактары жыртылган, жетишпейт, сыйзып, боёп ташталган. Окуу китебин кайра калыбына келтириүүгө болбойт.

